

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР
АКАДЕМИЯСЫНЫН ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ
ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ**

**ЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ
КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ**

**КУСЕЙИН КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ
БИШКЕК МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ**

Д 10.23.667 ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ

Көл жазма укугунда
УДК: 821. 512. 154: 82. 6 (575. 2) (043. 3)

Жумаева Гулгаакы Зулумбаевна

**Байыркы орток түрк жазма эстеликтеринде
кыргыз дүйнөтаанымынын көркөм
чагылдырылышы**

10.01.01 – кыргыз адабияты

**Филология илимдеринин доктору
окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн
жазылган диссертациянын
АВТОРЕФЕРАТЫ**

БИШКЕК – 2025

Диссертациялык иш Ишеналы Арабаев атындағы Кыргыз мамлекеттік университеттін Кыргыз адабияты жана аны оқутуунун технологиялары кафедрасында аткарылды.

Илимий кеңешчи:

Укубаева Лайли Укубаевна
филология илимдеринин доктору, профессор

Расмий оппоненттер:

Мурзахмедова Гульнара Мурзалиевна
филология илимдеринин доктору, профессор,
Күсейин Карасаев атындағы Бишкек мамлекеттік
университеттін профессору

Турдугулов Али Турдуголович
Филология илимдеринин доктору, профессор,
Жусуп Баласагын атындағы Кыргыз улуттук
университеттін Кыргыз адабияты кафедрасынын
профессору

Култаева Үмүт Баймуратовна
филология илимдеринин доктору, профессор,
Бұбұсайра Бейшеналиева атындағы Маданият жана
искусство университеттін Жогорку адабий курска
таандық адабият кафедрасынын башчысы

Б.Осмонов атындағы Жалал-Абад мамлекеттік
университеттін Кыргыз тили жана адабияты
кафедрасы (715600, Жалал-Абад шаары,
Ленин көчесү, №57)


Жетектооочу уюм:

Диссертация 2025-жылдың 14-февралында saat 13.00до Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындағы Тил жана адабият институту, Жусуп Баласагын атындағы Кыргыз улуттук университетті жана Күсейин Карасаев атындағы Бишкек мамлекеттік университеттіне караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук дара-жасын изденип алуу үчүн жазылган диссертацияларды коргоо боюнча түзүлгөн Д 10.23.667 диссертациялык кеңешинин жыйынында корголот (Бишкек шаары, Фрунзе көчесү, 547). Диссертацияны коргоо боюнча видеоконференцияга кириү шилтемеси: <https://vc.vak.kg/b/102-pms-mzx-ajn>

Диссертация менен Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Борбордук илимий китеңканасынан (Дареги: 720071, Бишкек ш., Чүй проспекти, 265а), Ж. Баласагын атындағы Кыргыз улуттук университеттін (720033, Бишкек ш., Фрунзе кеч. 547), К. Карасаев атындағы Бишкек мамлекеттік университеттін китеңканаларынан (722044, Бишкек ш., Ч. Айтматов проспекти, 27) жана Кыргыз Республикасынын Улуттук аттестациялык комиссиясынын электрондук порталынан төмөнкү шилтеме боюнча таанышууга болот https://stepen.vak.kg/d_10_23_667/zhumaea-g-lgaaky-zulumbaeva

Автореферат 2025-жылдың 13-январында таркатылды.

Диссертациялык кеңештін
окумуштуу катчысы,
филология илимдеринин кандидаты


Байсаева Н.Т.

ИШТИН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

Диссертациялык теманын актуалдуулугу. Адамдар урпактарына керемет курулуш, живопись менен катар сөз енерүнүн мазмунуна философиялык, дидактикалык, тарыхый, саясий-социалдык түшүнүктөрүн сыйдырып, адамдык улуулукка үндөгөн, үлгү болгон дүйнөтаанымын мурастап келишкен. Дүйнөтаанымдын спецификасы – коомдун саясий-социалдык, тарыхый көрүнүштөрүнөн жаралган жалпы жана жеке тажыйбаларды камтып, дайыма өнүгүүдөгү процесс болсо, көркөм адабиятта туруктуулугун сактаган кубулуш. Бүгүнкү мезгилде ар бир түрк эли өзүнө тиешелүү маданиятына, адабиятына, саясий-социалдык тарыхый өнүгүш жолуна, каада-салттарына, үрп-адаттарына, диний ишенимдерине издөө салышып, ар бири өздөрүнүн байыркылыгын көздөй жол чабууда. Изилдөөгө алынган байыркы ортот түрк жазма эстеликтери (VI-XII к.) фольклордук чыгармалардай эле бир нече вариантарга ээ болуп, түрк элинин учу-кыйырына тараф, мазмунунда адамдардын жашоосуна түркүк болгон идеяларды камтыйт. Адабий мурастарда коомдун саясий идеологиясынын багытына ыктоо менен катар адамдык улуулуктарга үндөгөн, тубөлүктүү дидактикалык идеялардын нүгүн сактаган тенденция бар. Сөз алды менен изилдөөнүн негизги маселеси дүйнөтааным жана система түшүнүктөрүнүн табиятын К. Карасаевдин [Кыргыз тилинин орфографиялык сездүгү. – Б.: 2009. – 42-б.], Б. Жумабаевдин [Кыргыз дүйнөтаанымы. – Б.: 2010. – 30-б.], А. Г. Спиркиндін [Философия. – М.: 2004. – С. 15.] ж.б. окумуштуулардын илимий тыянактарына таянып, дүйнөтааным – адамдардын аң-сезим, эс тутум, жүрүм-турумундагы сапаттык белгилерди камтуу менен инсандын жеке өзүнчөлүгүн калыптандырган диалектикалык кубулуш экендигин ырастоого болот. Бул кубулуш байыркы ортот түрк жазма эстеликтеринде (VI – XII к.) сакталып, андан кыргыз дүйнөтаанымына табигый түрдө өтүп, кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүктөрүн аныктоого зор ыңгайды ачып берет. **Изилдөөбүздүн актуалдуулугун темендөгүдөй маселелер тастыктайт:**

– Багыты түрдүү адабий формадагы ортот түрк жазма эстеликтеринде (VI-XII к.) байыркы мезгилдеги кыргыз дүйнөтаанымынын көркөм чагылдырылышы алгачкы жолу системалуу, концептуалдуу изилдөөгө алынышы;

– Жазма адабиятыбыздын тарыхын VI-XII кылымдарга таандык байыркы ортот түрк жазма эстеликтерден баштоо зарылдыгынын аныкталышы;

– Орхон-Енисей таш жазууларындағы түрк элдеринин, анын ичинде кыргыз элинин оозеки поэзиясынын салттарын белгилүү даражада жазма түрүндө трансформациялап, “көчүрүлүп” келгендигинин байкальшы;

– Кыргыз элинин эзлөткөн калыптантанган дүйнөтаанымынын кийинки муундарга кандай, кантип уланып келе жаткандыгы элдик маданияттан, адабияттан байкальшы;

– Откөндөгү-бүгүнкү-эртеңки деген түшүнүктөрдүн түпкүрүндө адам баласынын бул дүйнедегү “адамдык” касиетинин бүтүндөй системасы жаткандығы жана адамдардын дүйнөтаанымын калыптандыруудагы улуу идеялардын көркөм талданышлыши;

– “Түрк маданиятынын” курулушунда кыргыз дүйнөтаанымынын да зор салымы бар экендигин ачып көрсөтүүдө, кыргыз адабиятынын тарыхы менен тактап айтканда, кыргыз фольклору менен үндөштүгү жана эл акындар поэзиясындагы темалык, идеялык ойлордун таасирлери, ич ара байланыштары тууралуу илимий көз караштарды системалуу адабий анализге алыныши;

Изилдөөнүн илимий мекемелерде жүргүзүлүп жаткан илимий программалар, негизги илимий-изилдөөчүлүк иштер менен байланышы. Аталган диссертациялык изилдөө иши И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдынчагы Мамлекеттик тил жана маданият институтунун илимий - изилдөөчүлүк планы менен байланышат.

Диссертациялык иштин максаты жана милдеттери.

Изилдөөбүздүн негизги максаты – байыркы ортот түрк жазма эстеликтериндеги (VI-XII к.) дүйнөтаанымдык маселелердин кыргыз дүйнөтаанымы менен болгон байланыштарын адабий фактлык материалдарга, илимий жана тарыхый негиздерге таянып, көркөм идеялык, эстетикалык көз караштардын чордонунан системалуу адабий анализ жүргүзүү. Аларга тарыхый-салыштырма, салыштырма-типовологиялык принциптердин негизинде баа берүү жана теориялык тыянактарды чыгаруу болуп саналат. Жогоруда белгиленген максатты ишке ашырууда төмөндөгүдөй милдеттер алдыга коюулду:

1. Ортот түрк жазма эстеликтерин жалпы эле илимде изилдөөнүн алгачкы мезгилдерине кайрылуу;

2. Ортот түрк жазма эстеликтеринин кыргыз адабиятынын тарыхында изилдениш процессине токтолуу;

3. Ортот түрк жазма эстеликтери жана кыргыз эпикалык поэзиясынын, эл акындар чынarmaчылыгынын карым-катыгындагы дүйнөтааным маселелеринин теориялык-методологиялык усулдарын сипаттоо;

4. Ортот түрк жазма эстеликтеринде кыргыз элинин адабий, көркөм идеялык, эстетикалык көз караштарын чагылдырылышына илимий анализ жүргүзүү;

5. Байыркы ортот түрк жазма эстеликтерге “поэтикалык жазма эстеликтер” деңгээлинде баа берип, жазма адабиятыбыздын алгачкы эстеликтери катарында экендигин ырастоо;

6. Ортот түрк жазма эстеликтеринин (VI-IX к.) кыргыз фольклору менен болгон көркөм идеялык, образдык, мифологиялык мотивдик, персонаждык етмө байланыштарын салыштырма аспектте изилдөө;

7. Ортот түрк жазма эстеликтеринде (VI-IX к.) салттуу мотив жана сюжет куруу маселесиндеги композициялык жалпылыктарын кыргыз фольклорунун мисалында салыштыруу;

8. X-XII кылымдардагы диний-мистикалык идеологиянын кыргыз элиниң маданиятына, адабиятына, дүйнөтаанымынын өнүгүшүнө, өзгөрүшүнө тийгизген таасирлерин аныктоо;

9. X-XII кылымдар аралыгындагы ортот түрк адабий жазма эстеликтериндеги көркөм идеялык, эстетикалык концепциялар, алардын кыргыз эл акындар чыгармачылыгына таасири жана реализациялоонун көркөм жолдору жана формаларына токтолуу, андагы философиялык, дидактикалык, тааныш-билимчүлүк маанилерди белгилөө;

10. X-XII кылымдар аралыгындагы кыргыз элиниң дүйнөтаанымы менен кийинки мезгилдеги дүйнөтааным системасынын синтездешүү процессинин аркасында көркөмдүк, эстетикалык, философиялык, нравалык, дидактикалык платформасынын түзүлүшүнө басым жасоо жана анын бүгүнкү күндөгү жарамдуулугуна баа берүү.

Изилдөөнүн илимий жаңычылдыгы. Кыргыз адабият таануу илиминде VI-XII кылымдар аралыгындагы ортот түрк жазма эстеликтерине байланыштуу илимий изилдөөлөрдүн системалуу иликтөөгө алыныши жана ага байланыштуу кыргыз дүйнөтаанымынын көркөм чагылдырылышынын концептуалдуу изилдениши иштин жаңычылдыгын аныктап турат. Буга чейин ортот түрк жазма эстеликтеринин тигил же бул темасына кайрылып, алган багыттына Карай изилдеген илимий иштер жок эмес, бар. Ал эми бул иште VI – XII кылымдар аралыгындагы ортот түрк жазма эстеликтериндеги дүйнөтааным менен кыргыз фольклору жана эл акындар поэзиясындагы улуттук дүйнөтаанымдын мисалдарына паралель иликтөө жүргүзүлүп, ал маселенин коомдук-саясий, социалдык, маданий турмуштагы өзгөрүү, жаңылануунун контекстинде каралышы диссертациянын жаңычылдыгын жана анын илимий-теориялык маани-маңзызын тастыктап турат.

Изилдөөнүн илимий-методологиялык маанилүүлүгү. Диссертациялык иликтөө кыргыз адабияты тарыхын иликтөөде ортот түрк жазма эстеликтеринин (VI-XII к.) тарыхы менен байланыштуу Карап, кыргыз фольклору менен акындар поэзиясынын мисалында кыргыз дүйнөтаанымынын калыптаныш маселелери аныкталып, улуттук адабиятыбыздын өнүгүш мыйзам ченемдүүлүктөрүн, бүгүнкү күндөгү перспективалык жолдорун окуп-үйрөнүүде методологиялык милдетти аткарат. Ошондой эле жогорку окуу жайларында, орто мектептерде байыркы кыргыз адабиятынын тарыхын комплекстүү өздөштүрүүгө негиз болуп берет. Байыркы кыргыз адабиятынын тарыхы боюнча курстур, дипломдук иштерди жана магистрлик, кандидаттык, докторлук диссертацияларды, окуу программаларды, окуу куралдарды, окуу китептерди жазууда пайдаланууга болот.

Изилдөөнүн практикалык маанилүүлүгү. Изилдөөнүн негизги жоболору менен тыянактары дүйнөтааным маселелерин төмөнкү илимий багыттарда кенири колдонууга боло тургандыгы менен практикалык маанинеги ээ:

– фольклористика, манастануу, кыргыз адабият таануу, эл акындар чыгармачылыгы, байыркы кыргыз адабияты, кыргыз адабиятынын тарыхы жана эстетика, философия, көркөм өнөрдүн тарыхы менен теориясы сяяктуу илимий дисциплинардагы талдоо процессинде, практикалык ишмердүүлүктө;

– фольклор, байыркы кыргыз адабияты жана эл акындар чыгармачылыгынын адабий теориялык баалуулуктарын көркөм өнөрдүн бардык тармактары менен карым-кательшинде;

– ортоқ түрк жазма эстеликтеринин (VI–XII к.) фольклор жана эл акындар чыгармачылыгы менен байланышын, анын ичинде көркөм өнөрдүн баардык түрлөрүн сыйпаттоо, сындоо, андоо, баалоо тажрыбасын өркүндүтүүдө;

– жогорку жана атайын окуу жайларында фольклор, манастануу, байыркы кыргыз адабияты, эл акындар чыгармачылыгы, кыргыз адабиятынын тарыхы жана теориясы боюнча курстарды окутууда;

– ар кыл коомдук топторду (окуучуларды, студенттерди, мугалимдерди, аспиранттарды, магистранттарды, изденүүчүлөрдү, изилдөөчүлөрдү, жалпы эле байыркы кыргыз адабиятына кызыккандарды) фольклор, жазма адабият, эл акындар чыгармачылыгын окуп үйрөнүүдө, иликтөө практикасында колдонууда;

– ЖОЖдордо окуу куралы катары пайдаланууда.

Коргоого коюлуучу негизги жоболор:

1. Байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтерине (VI–XII к.) байланыштуу изилдөө иштери ар кыл темада жүргүзүлүп келген, аларда субъективдүү да, объективдүү да көз караштар бүгүнкү мезгилде да бар;

2. Байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтери тууралуу илимий изилдөө иштери коомдун саясий-идеологиялык процесстеринде түрдүү баскычтарды басып еткөн;

3. Байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтерине (VI–XII к.) байланыштуу илимий изилдөө тарыхынын калыптанышы чет, орус жана түрк элдеринин жана кыргыз окумуштууларынын эмгектери менен түздөн-түз байланышат;

4. Байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтериндеги (VI–IX к.) (Саймалуу-Таш сүрөт-жазма эстелиги, Орхон-Енисей таш-жазма эстелиги, “Огуз каган” дастаны, “Коркут ата китеби”) көркөм идеологиялык негиздердин кыргыз фольклору (эпикалык поэзиянын мисалында) менен карым-кательшинде дүйнөтаанымдык маселелер ачык көрүнөт;

5. Байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтериндеги (VI–IX к.) дүйнөтаанымдык маселелер (мифологиялык мотив, персонаж, каарман жана аян түш, кайып дүйнө, дубананын образы, каада-салт, диний түшүнүктөр) кыргыз фольклорундагы (эпикалык поэзиянын мисалында) салттуу жагдай;

6. Байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтериндеги (VI–IX к.) эмоционалдык сөздөрдүн (алкыш, каргыш, бата) дүйнөтаанымдык функциясы кыр-

гыз фольклорунда (эпикалык поэзиянын мисалында) философиялык жана дидактикалык милдетти аткарат;

7. Байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтериндеги (Х–XII к.) (Кул Кожо Ахмед Яссави, Жусуп Баласагын, Ахмед Юнеки, Махмуд Кашкари-Барсакинин чыгармалары) диний-мистикалык көз караштар кыргыз эл акындар чыгармачылыгына таасир берген;

8. Байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтердеги (Х–XII к.) “замана” темасы кыргыз эл акындар чыгармачылыгында коомдун саясий идеологиясына байланыштуу чечмеленет;

9. Байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтериндеги (Х–XII к.) философиялык жана дидактикалык көз караштар кыргыз эл акындар чыгармачылыгында дүйнөтаанымдык функцияны аткарат;

10. Байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтеринин (VI–XII к.) дүйнөтаанымдык маселелерин иликтөө иштери кыргыз фольклору (эпикалык поэзияда) жана кыргыз эл акындар поэзиясыны мисалында жүргүзүлүп, концептуалдуу системага ээ;

Изденүүчүн жеке салымы. Диссертациялык иш изденүүчүнүн теориялык материалдар менен теренден таанышып чыгып, ортоқ түрк жазма эстеликтериндеги (VI–XII к.) дүйнөтаанымдык маселелер кыргыз фольклору жана эл акындар поэзиясындагы салттуу принциптер экендиги аныкталды. Мындай салттуулуктардын түбү барып, жери, тили, тарыхы, маданияты, саясий-социалдык абалдарынын жыйынтыгы байыркы түрк элдеринин түбү бир экендиги ырастаган далилдер адабий мурастарда сакталгандыгы белгиленет.

Изилдөөнүн апробациясы. Диссертациялык иш И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы Мамлекеттik тил жана маданият институтунун кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасынын кеңеяттىлген отурумунда талкууланып, коргоого сунуш кылышкан. Изилдөөнүн негизи боюнча республикалык жана эл аралык илимий-практикалык конференцияларда баяндамалар жасалган.

Диссертациянын материалдары И.Арабаев атындагы КМУнун алдындагы Мамлекеттik тил жана маданият институтунун кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасында (1999–2023-ж.) “Байыркы кыргыз адабияты” курсун етүүдө колдонулуп келет.

Изилдөөнүн жыйынтыктарынын жарыяланышы. Изилдөө иштин негизги жоболору 25 илимий макалада (анын ичинен РИНЦ журналдарына 10 макала) жарык көрдү. Изилдөөнүн материалдарынын негизинде ЖОЖдор учун окуу куралы жарыяланды.

Диссертациялык иштин түзүлүшү. Изилдөө киришүүдөн, төрт баптан жана ич ара бөлүмдөрдөн, корутунду жана колдонулган адабияттардын тизмесинен туруп, 200 библиографиялык булактарды ичине камтыйт.

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Киришүүдө теманын актуалдуулугу, максаты жана милдеттери, илимий жаңыгылдыгы, изилдөөнүн теориялык-методологиялык маанилүүлүгү, алынган натыйжалардын практикалык баалуулуктары, коргоого коюлуучу негизги жоболор, изденүүчүнүн жеке салымы жана изилдөөнүн натыйжаларынын апробациясы көрсөтүлдү.

Биринчи бап “Байыркы ортот түрк жазма эстеликтерин (VI – XII к.) изилдөөнүн жалпы тарыхы жана илимий-теориялык маселелери” деп аталацып, изилдөөнүн фактылык материалдарына жана иштин темасына байланыштуу илимий адабияттарга анализ берилип, уч бөлүмдөн турат.

1.1. “Ортот түрк жазма эстеликтерин (VI – XII к.) изилдөө, жарыялоонун алгачкы этапы” бөлүмүндө алды менен “түрк” сезүнүн этиологиясынын жаралыш тарыхына көңүл бурулат. Көптөгөн изилдөөлөрдүн ичинен Л.Н.Гумилев: “... Среди племен, побежденных тобасцами при покорении ими северного Китая, находились “пятьсот семейств Ашина”. Эти “пятьсот семейств” возникли “из смешения разных родов”, обитавших в западной части Шенъси, отвоеванной в 4 в. у китайцев хуннами и сяньбийцами” [Три изчезнувших народа. // Страны и народа Востока. 2-том. – М.: 1961. – С.105.], – деген маалыматтарды көлтирип, кытайлардын Ашина хандыгына караган элдерди “тюрки” деп туура чечмелегендигин жана “түрк” деген сөз алдуу, күчтүү маанисинде экендигине токтолот. Ал эми “Ашина” сезүнүн мааниси түрктөрдө “карышкыр” дегенди билдиригендигин мындайча чечмелейт. “... По тюркски волк – бури или карыкыр, а по монгольски шоночино. “А” - префикс уважения в китайском языке. Следовательно, “Ашина” значит “благородный волк”. Демек, окумуштуу Ашина хандыгынын карамагындагы түрдүү уруулар үчүн “түрк” жана “карышкыр” деген сөз бир маанини түшүндүргөн синоним ордуна колдонулгандыгын белгилеген. Ушундай эле көз карашты А.Н.Кононов [История изучения тюркских языков в России. – Л.: 1977. – С.22.] да колдоп, байыркы сак, гун, усун тарыхынан бери жашап, улам жаңы сөз байлыктары менен толукталып келе жаткан башкаруунун, базардын, дипломатиялык иштерде колдонулган ортот тили, тактап айтканда, ортот түрк тили болгондукун белгилеп: “...С этим языком Ашина в 439 г. перешли на северную окраину Гоби”, – деген сезү менен тактоого алат.

Ушул сыйктуу айтылган ойлорду жыйынтыктаганда, түрктөр түздөн-түз гүнндардын түпкү тегинен чыкпаса да, гүнндардын курамындагы ак сөөк урууларынан чыккандыгы ырас. Жогорудагы тарыхчылардын эмгектеринде белгилегендей, 468-жылдардан кийин гүнндардын борбордук бийлиги талкаланып, 545-жылдары түрктөр эл катарында калыптанып, саясий аренага чыгып, Алтайдан азыркы кыргыз, монгол жерлерин кошо камтыган Азиянын тоо-талааларында өкүм сүргөн улуу көчмөн мамлекеттери сак, усун, гүнндардын ордуна түрдүү элдердин курамынан түзүлгөн түрк

мамлекети пайда болот. Түрк мамлекети аталгандан соң, мамлекеттик тил – түрк тили болуп калыптаныш процесси жүрөт. Бул тил жаңы ойлонулуп табылган тил эмес, байыркы сактардын, усундардын, гүнндардын тили деп түшүнүүдө турат. Айрым диалекттин айырмачылыктарына карабастан, ал тил – баардык түрк элдерине бирдей түшүнүктөгү ортот тил. Бул тууралуу изилдөө жургүзгөн Н.А.Баскаков: “... Языки, ныне называемые тюркскими, сложились в глубокой древности, а народ “туркотов” возник в конце 5 в.” [Тюркские языки. – М.: 1960. – С.30.], – деп, жергиликтүү түрк элдерине байыркы сак, усун, гүнндардын курамын түзгөн түрдүү этникалык элдердин кошуулуп, саясий биримдиктин күч алыши, ортот түрк тилинин активдүү өнүгүүсүнө зор таасирин тийгизгендигин белгилейт.

Байыркы ортот түрк тарыхындай эле ортот түрк жазма эстеликтерине кайрылганда, түрк элдеринин бардыгына бирдей түшүнүктүү ортот тилдин болгондукун ырастап, “түрк” сезү менен байланыштуу сыйпатталды. Ошондой эле “ортот түрк жазма эстеликтери” деп атоодогу негизги критерийлер: территориялык, тарыхый, саясий, социалдык, дүйнөтаанымдык, тилдик, ж.б. жалпылыктар аныкталды. Жалпы түрк элдерине мунездүү дүйнөтааным маселелеринин теориялык негиздери такталып, жалпылыкка ээ көз караштардын системалуулугу тууралуу окумуштуулардын пикирлери анализге алынды. Изилдөөнүн жүрүшүндө байыркы ортот түрк жазма адабий эстеликтерин (VI–XII к.) илимий изилдөөгө алган окумуштуулар бирдей пикирде болгондуктан, изилденген маселе боюнча объективдүүлүктөн тайбоо аракети жасалды. Адабият менен тарых маданияттын арабасына чегилген кош аттай көрүнүш болгондуктан, адабияттын табиятын толук өздөштүрүүдө же изилдөөдө мезгилдин нугу, тарыхы кошо камтый каралбаса, көздөгөн максат өз чегине жетпей калат. Ошондуктан байыркы ортот түрк жазма адабий эстеликтеринин табиятын иликтөөде Л.Н.Гумилев (1993), Н.Я.Бичурин (1950), А.Н.Кононов (1977), Ю.Х.Худяков (1990), А.Н.Бернштам (1998), В.В.Бартольд ж.б. окумуштуулардын изилдөөлөрүнө таянып, байыркы кыргыздардын гун доорундагы, кыргыздардын “улуу гүлдөгөн доору” аталган тарыхына, карахандар мамлекетинин тарыхына кайрылып, кыргыздардын бирде тарых аренасынан көрүнгөн, бирде көрүнбөгөн мезгилдерине жалпы экскурс жасалды.

Байыркы ортот түрк жазма эстеликтеринин алгачкы сабында Саймалуу-Таш сүрөт жазма эстелигине көңүл буруулуп, дүйнөдөгү сүрөт-жазма эстеликтеринин катарында кыргыз жергесиндеги Саймалуу-Таш сүрөт жазма эстелиги тургандыгына басым жасалды. Бул эстелик тууралуу алгачкы маалыматты Анжиян-Нарын аскер жол курулуш ишинин жетекчилеринин бири – Н. Г. Хлудовдун маалыматынан кийин изилдөөчүлөрдүн агымы пайда болуп, түрдүү багыттагы изилдөөлөрдү жургүзүшкөн этнограф, тарыхчы А. М. Бернштам баш болгон Б. М. Зима, А. Я. Шер, И. Т. Пославский, Ю. Н. Голендухин, А. Е. Рожевский ж.б. түрдүү көз караштардагы пикирлерине таянып, Саймалуу-Таш байыркы доорлордо-

гу адамдардын дүйнөтаанымы камтылган таш бетиндеги маданий мурас деген жыйынтык чыгарылды. Саймалуу-Таш сүрөт-жазма эстелигиндеги йын жараткан “айбанаттар стилине” салыштырууларга да көңүл бурулат. Мисалы, С.В.Кисилевдун: “...скиф-сармат доорундагы евро-азия талааларындагы урууларга үстемдүк кылган, ажайып талаа “жырткыч” искусствоунун традициялары сакталган” [Енисейские кыргызы. Кыргыздар. 10-том. –Б., 2011, –323-б.],–деген пикири реалдуу. Ошондой эле Орхон-Енисей таш жазма эстеликтери – жалпы түрк элдеринин, анын курамындагы кыргыз элинин да тарыхы, маданияты, адабияты, диний түшүнүктөрү жана саясий-социалдык абалдары чагылдырылган энциклопедиялык мурас экендиги тастыкталды. Орхон-Енисей таш жазма эстеликтеринин табылышы, изилдениши, окулушу тууралуу маселелерде XVII кылымга таандык картограф, этнограф, географ С.У.Ремезовдун илим чөйрөсүндө салымы зор. Ал эми Д.Мессершмид, Й. Страленберг, Н.М.Ядринцев, П.С.Паллас, Ж.Аспелинддин ж.б. изилдөөчүлөрдүн эстеликтер кайсы элге тиешелүү деген кызуу талаш пикирлери жаралып, илимде “рун жазуулары” деп аталып, В.Радлов менен В.Томсендин эмгектери аркылуу жалпы түрк элдерине тиешелүү ортот тил, ортот тарых, ортот маданий мурас экендиги тастыкталгандыгы, буга чейинки тигил же бул түрк же башка элдерге тиешелүү катары караган калпыс ойлорго чекит койгондугу, илимде объективдүүлүктү жаратып, түркология илиминде ортот түрк жазма эстеликтерине карата илимий изилдөө иштеринин акивдүү өнүгүүсүнө шарт түзүлгөндүгү белгиленди. Өзгөчө Орхон-Енисей таш жазма эстеликтерине байланыштуу көнтөгөн мезгилдер бою бир беткей тарыхый, саясий-социалдык багыттагы изилдөөлөр жүргүзүлүп келсе, окумуштуу И.Стеблеванын 6-9-кылымдардагы түрк поэзиясын изилдөөгө алып, алардын адабий маанисине жол ачат жана илимде байыркы ортот түрк жазма эстеликтери түрк тилдүү адабияттын башталышы деген тыянак чыгарылат [Түрк тилиндеги адабият // Ала-Тоо. – 1990. – №7. – 114-124-б.]. Орхон-Енисей таш жазма эстеликтеринде кыргыз элинин тарыхы, дүйнөтаанымы камтылгандыгын ырастаган Л.Р.Кызласовдун “Новая датировка памятников енисейской письменности” [Советская археология, 1963. –№3.] деген эмгеги, А.Н.Бернштамдын “Кыргыз уулuna арналган эстелигине” токтолуп, “Манас” эпосундагы Манас баатырдын образын салыштырган көз караштары [Избранные труды по археологии и истории кыргызов и Кыргыстана. – Б.: 1998.], С.Е.Маловдун: “... Зор авторитеттер академик В.А.Радлов менен профессор Томсенден кийин Орхон-Енисей эстеликтерин кыргыздардык эмес деп айттууга эч негизим жок” [Памятники древнетюркской письменности. – М-Л.: 1951.],– дегени кыргыз окумуштууларынын тартынбай, байыркы ортот түрк жазма эстеликтерине карата түрдүү багыттагы изилдөөлөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачкандыгын белгилөөгө болот. Бул бапта Саймалуу-Таш сүрөт жазма

эстелиги, Охон-Енисей таш жазма эстеликтеринен кийин байыркы ортот түрк жазма эстеликтери: “Огуз каган” дастаны, “Коркут ата китеби”, Кул Кожо Ахмед Яссавинин “Насаат китеби” ырлар жыйнагы, Жусуп Баласагындын “Кут алчу билим” дастаны, Ахмед Югнекинин “Акыйкат тартуу” ырлар жыйнагы, Махмуд Кащкари - Барсконинин “Түрк сөздөр жыйнагы” сөздүгү иликтөөлөрдө алынып, бул багытта Л.Н.Бичурин, А.Н.Бернштам, В.А.Бартольд, Л.Н.Гумилев, В.Жирмунский, А.Н.Кононов, А.Н.Щербак, Ф.Диц, Теодор Нель Деке, Р.М.Шукюрова, И.Стеблева, Н.Келимбетов, Х.Г.Короглы, Х.С.Ахмед, Х.М.Демирчизаде ж.б. көнтөгөн окумуштуулардын эмгектеринин салымы зор. Ошондой эле бүгүнкү мезгилдеги түрк окумуштууларынын да ортот түрк жазма эстеликтерине байланыштуу маселени тигил же бул кырынан изилдеген илимий макалалары активдүү жазылып жаткан учур. Мисалы: Т.А. Аникеева [“Литература и фольклор тюрков центральной Азии”. [, И.Фодор \[“К вопросу о релиогрозных верованиях древних ветров”. \[, Л.Н. Исакова \\[“Тюркские письменности памятники 7-11вв. и Башкирская словесность”. \\[, Д.В.Рухлядов \\\[“Древне тюркские рунические надписи 8-9 вв. как памятник историографии: генезис жанра и структура текста” \\\(\\\[http://kdsu.ru/wp-content/uploads/2019/07/bittirova_mahieva_kavkazologija\\\]\\\(http://kdsu.ru/wp-content/uploads/2019/07/bittirova_mahieva_kavkazologija\\\)\\\). \\\(карачай-балкар\\\)\\\]\\\] ж.б.\\]\\(http://chelovek nauka.Com/turksie-pismennye-pamyatniki-VII-IX vv-i-bachkisraya-slovtsnost-\\(башкыр\\)\\)\]\(http://dzen.Ru/axdekc-sjnaoldzi-\(венгер\)\)](http://cyberlenika.ru/article/h/literature-i-jolklor-turkov-tstentralnov-asii-(tatar))

1.2. “Кыргыз адабият таануусунда ортот түрк жазма эстеликтери (VI – XII к.) таануусунда ортот түрк жазма эстеликтер, макалалар, изилдөөлөр” деген экинчи бөлүмдө кыргыз адабият таануусунда ортот түрк жазма эстеликтери таануусунда ортот түрк жазма эстеликтер, макалалар, илимий изилдөөлөрдө көңүл бурулат. Бул маселелерде, К.Асаналиев [Көркөм нарк. – Ф.: 1988.], К.Артыкбаев [Акыйкат сабагы. – Б.: 1991.], А.Эркебаев [Кыргыз адабиятынын аз изилденген барактары. – Б.: 2004.], Л.Үкүбаева [Кыргыз адабияты. Талдоолор жана ой жүгүртүүлөр. – Б.: 2006.], А.Абразаков [Кыргыз адабиятынын тарыхый өнүгүш маселелери. – Б.: 2012.], А.Акматалиев [Байыркы ортот түрк адабиятынын очерки. – Б.: 2015.], Г.Мурзахмедова [“Манас” эпосунун элдүүлүгү таануусунда ортот түрк жазма эстеликтери таануусунда ортот түрк жазма эстеликтерине көнтөгөн бири-биприн толуктаган илимий көз караштарында байыркы ортот түрк жазма эстеликтери кыргыз адабиятынын баштасы экендигине көңүл бурулат. Муну менен катар эле байыркы ортот түрк жазма эстеликтерин кыргыз тилине которуу иштерине көңүл буруулуп, бүгүнкү күнде аларды терең изилдөө зарыл маселеден экендиги белгиленди.

Кыргыз адабият таануусунда байыркы ортот түрк жазма эстеликтери боюнча кийинки мезгилдерде илимий изилдөө иштерин жүргүзгөн Н.Турдубаевынын “Жусуп Баласагындын “Кутадгу билиг” дастаны жана түрк тилдериндеги котормолору” (–Б.: 2001.) кандидаттык диссертациясында

дастандын түрк тилдериндеги көтөмөлорунун үстүндө изилдөө жүргүзүп, алардын канчалык деңгээлде оригиналга жакындығына салыштыруу жүргүзүлөт. Мындай салыштырууда “Кутадгу билиг” дастанынын кайсы түрк эдеринин тилине көбүрөөк жакын экендиги көңүлгө алынат. Жыйынтығында, чыгарманын өзбек тилиндегиси сөзмө-сөз көтөулгандыгы, уйгур, түрк, казак тилдериндеги көтөмөлор оригиналга жакын экендиги айтылса, кыргыз тилиндеги Т.Козубековдун көтөмөсүн оригиналдан көтөрүлгөн эмес, казак тилиндеги А.Егубаевдин көтөмөсүн пайдаланган жана С.Ивановдун көтөмөсү кенири пайдаланылган деген пикирин айткан. Байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтери (VI–XII к.) менен кыргыз фольклорунун тигил же бул көркөмдүк маселелерине салыштыруу жүргүзгөн илимий изилдөөлөрдүн бири – К.О.Кулалиеванын “Манас” эпосу менен Жусуп Баласагындын “Кутадгу билиг” дастанындагы идеялык-көркөмдүк параллелдер (– Б.: 2001.) кандидаттык диссертациясында “Манас” эпосунун изилдениши бүгүнкү-эртенки мезгилдерде дагы актуалдуулугун жоготпогон кубулуш экендиги ырасталып, “Манас” эпосунун мазмундагы руханий дөөлөттөрдүй белгилөөдө “Кутадгу билиг” дастанына параллель изилдөө жүргүзүлгөн. Мындай салыштырууга алынган иликтөөдө “Манас” эпосунун (С.Орозбаковдун, С.Каралаевдин варианттары) дүйнөгө белгилүү болгон (“Илиада”, “Одиссея”, “Махбхаратта”, “Калевала”) эпостордон айырмаланып, мамлекет жана аны башкаруу идеялары реалдуу турмушка жакын сүрттөлгөндүгү мисалга тартылат. Ал эми Гульниса Жамалдын “Жусуп Баласагындын “Куттуу билим” дастанынын Кытайда изилдениши” (– Б.: 2010.) кандидаттык диссертациясында “Куттуу билим” дастанынын Кытайда изилдениши каралып, бул эмгектин бир улутка гана эмес, жалпы адамзаттык маанидеги баалуулугуна басым коюлат. Бул изилдөөдө дастандын тилине байланыштуу талаш пикирлерге токтолуп, изилдөөчү кытайдагы окумуштуулардын алгачкы учурда “уйгур тилине тиешелүү” деген калпыс пикирлерине карата В.В.Радловдун: “... “Куттуу билимдө” “уйгур” деген сөз бир да жолу кезикпейт. ... өз эне тилиндеги биринчи китең экендигин көрсөткөн автордун сөзү негиз болуп отурат”, – деген жыйынтык пикири менен В.Бартольд [Куттуу билим // Мурас. – Б.: 2001. – №37.] чекит койгондугу белгиленет. Негизинен кытай илимпоздору “Куттуу билим” дастанына байланыштуу илимий изилдөөлөргө системалуу иликтөө жүргүзүшөт. Тилчи-окумуштуу Б.Абдувалиеванын “Түрк элдеринин макалдарынын жалпылыктары жана өзгөчөлүктөрү (кыргыз, алтай, хакас, тува макалдары)” (– Б.: 2010.) кандидаттык диссертациясы да байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтериne арналып, тактап айтканда, Орхон-Енисей таш жазмаларындагы арман, кошок, керээс сөздөрдөгү санатнасыттарды кыргыз фольклору менен салыштырып, алардын түбү түрк элдерине мүнөздүүлүгүнө токтолот. Махмуд Кашкаринин “Сөздүгүндөгү” макал, ылакап, учкул сөздөрдүн кыргыз, алтай, хакас, тува элдеринин макалдары менен канчалык деңгээлде байланыштуу экендигине басым

коюп, алардын өзгөчө кыргыз макалдардына сөзмө-сөз дал келбекендигин тилдик бөтөнчөлүктөрүнө байланыштуу карап, азыркы мезгидеги кыргыз фольклорунда кезиклеген макалдарды: “... кыргызда болгон эмес”, – деп жыйынтык чыгарууга болбой тургандыгын айткан.

Адабиятчы С.Искендерова докторлук диссертациясында байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтерине кайрылган “Индивидуалдык чыгармачылык жана фольклор: проблеманын эволюциясы” (– Б.: 2010.) деген изилдөөсү болду. Бул изилдөөнүн 2-бабынын 1-бөлүмү байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтерине арналып, Орхон-Енисей таш жазмаларынын тарыхый, маданий баалуулуктарына токтолот. Күл-Тегин баатырдын эрдигине арналган жазуулардын автору Йолыг тегинге токтолуп: “... Орхон тобунун автору бар экен, эгер андай болсо, байыркы түрк элдеринде элдик оозеки чыгармачылык менен катар эле жазма адабият, индивидуалдуу жекече чыгармачылык катарлаш жарала баштаганынан кабар берет демекчимин”, – деп, кыргыз жазма адабиятынын жаралуу тарыхына карата илимий көз карашын билдири. Изилдөөчү Жусуп Баласагындын, Махмуд Кашкаринин, Күл Кожо Ахмед Яссавинин, Ахмед Югнекинин чыгармачылыктарына токтолуп, өз мезгилине мүнөздүү болгон алардын дидактикалык жана суфий философияларынын таасирлери кыргыз ақындарынын чыгармачылыгына зор таасир берген деген пикирин айткан. Ошондой эле байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтерине кайрылган ф.и.д. А.Эшиевдин “Акындар поэзиясы” (XI–XV к.). (– Б.: 2010.) монографиялык изилдөөсүндө ақындар поэзиясындагы интегративдик тенденциялар, типологиялык процесстер изилденип, Жусуп Баласагындын философиялык-этикалык, адабий-дидактикалык, Махмуд Кашкаринин философиялык-эстетикалык, адабий теориялык, Күл Кожо Ахмед Яссавинин суфий-мистикалык, Ахмед Югнекинин дидактикалык-дуалисттик көз караштагы чыгармалары каралган. Алардагы интегративдик тенденциялар жана типологиялык процесстерге басым коюлган. Ал эми К.Койлубаевдин “Доор жана ақындар поэзиясы” (– Б.: 2019.) атальышындагы докторлук диссертациясында байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтерине байланыштуу “Төнүрчиллик доор адабияты” атальышындагы бөлүмүндө Саймалуу-Таш сүрөт жазма эстелиги, Орхон-Енисей таш жазма эстелиги, “Огуз каган” дастаны, “Коркут ата китебине” кайрылып, бул ортоқ адабий мурастардын жаралыш тарыхына жана алардагы мифопоэтикалык салттуулуктарга басым коюлган. Негизинен, бир беткей патриоттук маанидеги ойлор гана чагылдырылбастан, философиялык, дидактикалык, жалпы дүйнөтаанымдык маселелерге да көңүл бурулуп, “Ислам доорундагы адабият” бөлүмүндө ислам философиясынын, тактап айтканда, суфий агымынын кыргыз ақындарынын чыгармачылыгына тийгизген таасирлери жана адабий процесстеги салттуулуктардын сакталышына, “замана” темасынын жаралыш тарыхына экспкурс жасалып, адабий мурастардагы тарыхый окуялар, тарыхый адамдар тууралуу маалыматтар элдин кабыл алуусу менен сүрттөлгөндүктөн, адабий мурастар

менен тарых бири-бирин толуктап турган органикалық бүтүндүк экендиги тууруалуу илимий таянактарына көнүл бурулду.

Бириңчи бап боюнча корутундү. “Түрк поэзиясы” деген термин менен белгилүү болгон байыркы ортот түрк жазма адабий эстеликттерин (VI-XII к.) изилдөөнүн тарыхында оозеки адабият менен жазма адабияттын параллель өнүгүүдө болгондугун белгилөөгө алышкан чет элдин, боордош элдердин, орус элинин окумуштууларынын көз караштары реалдуу. “Ортот түрк жазма эстеликттери” деп атоодогу негизги критерийлер: территориялык, тарыхый, саясий, социалдык, дүйнөтаанымдык, тилдик, ж.б. жалпылыктары болгон. Ошондуктан байыркы ортот түрк жазма адабий эстеликттеринин табиятын иликтөөде Л.Н.Гумилев, Н.Я.Бичурин, А.Н.Кононов, Ю.Х.Худяков, А.Н.Бернштам, В.В.Бартольд жана башкалардын изилдөөлөрүнө таянып, байыркы кыргыздардын гун доорундагы тарыхына, кыргыздардын “улу гүлдөгөн доору” аталган тарыхына, карахандар мамлекетинин тарыхына кайрылып, кыргыздардын бирде тарых аренасынан көрүнгөн, бирде көрүнбөгөн мезгилдерине жалпы экспурс жасалды. Негизинен байыркы ортот түрк жазма эстеликттерине карата жалпы иликтөөлөр каралып, маселенин алгачкы иликтөө мезгилдериндеги чет элдик окумуштуулардын эмгектерине, кыргыз адабият таануусундагы бирдей болбогон илимий көз караштарга анализ жүргүзүлдү. Байыркы ортот түрк жазма эстеликттеринде кыргыз элинин да маданий салымы бар экендиги белгиленди. Бул багытта жүргүзүлгөн илимий эмгектердин, макалалардын, окуу китептеринин, окуу куралдарынын жана диссертациялык изилдөөлөрдүн багыты талдоого алынып, эртенки күндө бул маселелер боюнча изилдөө процессиндеги перспективалары белгиленип, натыйжада аларды изилдөө иштеринде ар кандай субъективдүү да, объективдүү да көз караштар болгондугу талданылып, алар жалпы түрк тилдүү элдерге таандык жазма булактар экендигин аныктаган илимий булактарга таяныч жасалды. Ошондой эле ортот түрк жазма эстеликттерине байланыштуу илимий изилдөө иштеринин калыптануусу бириңчи кезекте чет (В.Томсен), орус (В. Радлов) жана түрк тилдүү элдердин окумуштууларынын эмгектерине таандык экендиги белгиленип, XX кылымдын экинчи жарымынан тарта бул ишке өз салымдарын кыргыз окумуштуулары К. Артықбаев, К. Асаналиев, А. Акматалиев, Ж.Шериев, Л. Жусупакматов жана башкалар кошушту. Булардын жолун улантып доктородук жана кандидаттык иштер жазылып корголгондугу белгиленди. Натыйжада, аталган ар бир илимий изилдөө иштерине токтолуп, тематикалык түрдүүлүгү, актуалдуулугу жана өз алдынча максат, милдеттергэ өз экендиги адабий талдоого алынды. Кыргыз адабият таануу илиминде биздин изилдөө ишибиз коомдун бардык тепкичтеринде актуалдуулугун жоготпогон адам жашоосундагы “дүйнөтаанымдын” максат жана милдеттерин иликтөө маселесине терең изилдөөгө аракет жасалган алгачкылардан болуп саналды.

Экинчи бап. “Байыркы ортот түрк жазма эстеликттерин (VI–XII к.) изилдөөнүн объектиси, предмети жана методологиясы” деп атальп, төмөндөгүдөй эки параграфтан турат.

2.1. Изилдөөнүн объектиси, предмети. Жашоо шарттары, каада-салттары, диний ишенимдери бирдей түрк элдерине тиешелүү ортот адабий мурастардын жаралышы – табигый көрүнүш. Ушундай адабий мурастардын бири - байыркы ортот түрк жазма эстеликттери изилдөөнүн объектиси катары алынды. Тактап айтканда, VI–IX кылымдар аралыгында ортот түрк жазма эстеликттери. Мисалы, Саймалы-Таш сүрөт-жазма эстелиги байыркы түрк элдеринин баардыгына бирдей мазмундагы ойду түшүндүргөн жана тыбыштык катка чейин пайда болуп, өзүнө тиешелүү белгилерге эз. Саймалуу-Таш сүрөт-жазма эстелигинде жаныбарлардын басымдуу чагылдырылышы байыркы адамдардын дүйнөтаанымын чагылдыруунун бир тармагы болгон сүрөт өнөрүндөгү мындай салттуу көрүнүш илимде “айбанаттар стили” деген термин менен байланыштырылат. Мисалы, тулпар, күш, ит түспөлүндөгү сүрөттөр тегин чегилбей, фольклордун мазмунунан да орун алгандыгын белгилөөгө болот. Ал эми Орхон-Енисей таш жазуулары – байыркы түрк элдеринин тарыхын гана чагылдырыбастан, адабиятын жана маданиятын чагылдырган эстелик. Бул жазма эстеликттер адабий багытта каралып, Енисей эстеликттери фольклорго тиешелүү лирикалык жанрлардын спецификалык өзгөчөлүктөрүнө жооп берген кошок, арман, керээз ырларын элестетсе, Орхон эстеликттери фольклордогу эпикалык жанрларга мүнөздүү чакан дастан формасында экендигине басым коюлуп, изилдөөнүн объектисин түзүүдө. Ишибизде түрк элдеринин ортот тарыхын, маданиятын, бириңчи кезекте дүйнөтаанымын көнүри камтыгандар ортот түрк жазма эстеликттери: “Огуз каган” дастаны, “Коркут ата китеbi” огуз-турктөрүнүн дүйнөтаанымдарынан кабар берип, мазмунунда жалпы түрк элдерине мүнөздүү болгон каада-салты, үрп-адаты, жашоо турмушу чагылдырылып, “кара кылды как жарган, карантыда жол тапкан” философиялык жана дидактикалык ой толгоолор кенен орун алгандыгы белгиленди.

Изилдөө ишибиздин негизги бөлүмүнөн болгон X–XII кылымдар аралыгындағы ақындардын адабият менен маданияттагы дидактикалык жана философиялык маанигө эз чыгармаларына токтолуп, Кул Кожо Ахмед Ясавинин диний-мистикалык көз караштагы “Насаат китеip” ырлар жыйнағындағы суфизм окуусунун таасирлери кийинки муундагы ақындардын чыгармачылыгына да өз таасирин тийгизгендиги белгиленди. Мындай жагдайлар Жусуп Баласагындын «Кут алчу билим» дастанында, Махмуд Кашкари-Барсканинин «Түрк сөздөр жыйнагынын» адабий маанисинде, Ахмед Югнекинин “Акыйкат тартуу” чыгармасында көркөм чагылдырылгандыгы белгиленди. Ошондой эле байыркы ортот түрк жазма эстеликттериндеги (VI–XII к.) дүйнөтаанымдык маселелердин кыргыз эл ақындар чыгармачылыгында трансформацияланышы да изилдөөнүн орбитасына тартылды.

Изилдөөнүн объектиси болгон байыркы ортот түрк жазма эстеликтери (VI–XII к.) фольклордук чыгармалардай эле бир нече вариантарга ээ болуп, мазмунунда адамдардын жашоосуна зарыл болгон улуу идеяларды камтыйт. Байыркы ортот түрк жазма эстеликтеринин мазмунундагы дүйнөтаанымдык маселелер жалпы адамзаттык рухий мааниге ээ болуп, дүйнөлүк маданияттын баалуулуктарынын орчунду бөлгүн “ортот түрк маданияты” түзүп турат. Аңдыктан түрдүү адабий формада жазылган байыркы ортот түрк жазма эстеликтери жана кыргыз фольклоруна тиешелүү “эпикалык поэзия” менен кыргыз эл “акындар поэзиясына” тиешелүү адабий процесстеги теориялык негиздер, сын-пикирлер, чыгармачылык-биографиялык маалыматтар изилдөөнүн негизин түздү. Ушундай жагдай-шарттарга ылайык байыркы ортот түрк жазма эстеликтеринин вариантарынын жаралышында, жазылышында, сакталышында өзгөчө фольклордун дүйнөтаанымдык бай материалдарын өзүнө сирип, жазма адабий эстеликтерге мүнөздүү жекеликтерге ээ экендиги изилдөөнүн негизги бағытынан болуп саналат.

Ал эми байыркы ортот түрк жазма эстеликтерине (VI–IX к.) тиешелүү Саймалуу-Таш сүрөт-жазма эстелиги, Орхон-Енисей таш-жазма эстелиги, “Огуз каган” дастаны, “Коркут ата китебиндеги” дүйнөтаанымдык көз караштардын кыргыз фольклорунун “эпикалык поэзиясында” чагылдырылышына басым коюлуп, көркөм-идеялых маселелер “Манас” эпосунун мисалында берилсе, кенже эпостордун мисалында мифологиялык мотивдер, персонаждар, салттуу мотивдер, диний ишенимдер, аян түштөрдүн, “кайып дүйнө” түшүнүгү, думананын мифологиялык образы жана улуттук каада-салттар менен эмоционалдык сөздөрдүн (алкыш, каргыш, бата) адабий чыгармаларда көркөм каражат кызматын гана аткарбастан, дүйнөтаанымдык милдеттери да изилдөөнүн өзөгүн түзөт. Муну менен катар байыркы ортот түрк жазма эстеликтерине (Х – XII к.) кирген Кул Кожо Ахмед Яссавинин “Насаат китеби”, Жусуп Баласагындын “Кут алчу билим”, Махмуд Кашкари-Барсконинин “Түрк сөздөр жыйнагы”, Ахмед Югнекинин “Акыйыкат сыйы” атальышындагы чыгармаларындагы “замана” темасы, дидактикалык жана философиялык идеялар кыргыз эл акындар чыгармаларында трансформацияланышына карата түрдүү адабий көз караштарга басым коюлуп, доор мүнөзүн аныктаган адабий-теориялык негиздери изилдөөнүн предметин түздү.

2.2.1. Иштин илимий теориялык жана методологиялык негиздерি. Байыркы ортот түрк жазма эстеликтери профессионалдык адабияттай шыдыры калыптана койгон көрүнүш эмес. Коомдук аң-сезимдин бир формасы катарында бир нечелеген доорлорду басып өтүп, формалык, мазмундук жактан, эстетикалык жактан калыптанып, фольклордун бай салттарына таянды жана таасир алды. Мындан калыптануу жолунда адабий процесске мүнөздүү оозеки формадан жазма адабиятка өтүүнүн тарыхый, саясий-социалдык жагдайы, көркөм ойлоонун деңгээли тигил же бул жазма эстелик-

теринин дүйнөтаанымдык маселелерине таасир бербей койбайт. Байыркы ортот түрк жазма эстеликтеринин жаралышы, жазылышы тууралуу илик-төөдө кыргыз, дүйнөлүк, орус жана боордош элдеринин адабият таануу илиминин жетишкендиктерине, окумуштуулардын эмгектерине таяныч жасалды. Көркөм адабиятта адам коомуна тиешелүү дүйнөтаанымдык маселелер ар түрдүү аспекттерде чагылдырылып келген. Мисалы, А.Г.Спиркин: “... В целом мировоззрение можно было бы определить следующим образом: это обобщенная система взглядов человека (и общества) на мир в целом, на свое собственное место в нем, понимание и оценка человеком смысла своей жизни и деятельности, судеб человечества; совокупность обобщенных научных, философских, социально-политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических ценностных ориентаций, верований, убеждений и идеалов людей” [Спиркин А.Г. (Философия. – М.: “Гардарики”, 2004. – С.15], – деп бул түшүнүктүн объектиси кенен экендингине токтолот. Демек, дүйнөтааным – адамдардын аң-сезим, эс тутум, журум-турумундагы сандык, сапаттык белгилерди камтуу менен инсандын жеке өзүнчөлүгүн калыптандырган диалектикалык кубулуш. Бул кубулуш байыркы ортот түрк жазма эстеликтеринин (6-12-к.) мазмунунда сакталацып, андан кыргыз дүйнөтаанымынын көркөм чагылдырылыш белгилерин көрүүгө жана кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүктөрүн аныктоого зорынгайы ачылат. Ортот түрк жазма адабияты болсо, ортот түрк тилинин болушу тууралуу тарыхый фактыларга таянуу менен изилдөө жүргүзгөн Н.А.Баскаков: “... Языки, ныне называемые тюркскими, сложились в глубокой древности, а народ “турков” возник в конце 5в” [Баскаков Н.А. Тюркские языки. – М., 1960. – С. 30], – деп, жергиликтүү түрк элдерине байыркы сак, усун, гүннэрдүн курамын түзгөн түрдүү этникалык элдердин кошуулуп, саясий биримдиктин күч альшы, ортот түрк тилинин активдүү өнүгүүсүнө зор таасирин тийгизгендигин эске алат. Ошондой эле Бернштам А.Н. [Избранные труды по археологии и истории кыргызов и Кыргызстана. – Т. 2. – Б., 1998. – С. 211], Бичурин Н.Я. [Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. – Т. 1. – М.-Л., 1950. – С. 656], Гумилев Л.Н. [Древние тюрки. – М.: “Клышников-Комаров и К”, 1993. – С. 527], Жирмунский В.М. [Тюркский героический эпос. – Л., 1974. – С. 169], ж.б. чет элдик окумуштуулардын кыргыз тарыхына, фольклоруна, маданиятына, дүйнөтаанымдык маселелерге байланыштуу пикирлери изилдөө ишибизге зор таяныч болду.

Кыргыз адабият таануусунда биздин ишибизге түз жана кыйыр түрдө байланышкан эмгектер бар. Улуу Октябрь Социалисттик революциясына чейинки адабий мурастарга кайрылуу мүмкүнчүлүгү токтоп келгендигин К.Асаналиев: “... был кандайдыр бир жеке адамдардын карасантайлыгынан эмес, мунун эң негизги себеби, баарынан мурда, авторитардык бийликтин учурунда калыптанган жана тутанып күчүнө кирген дегеле адабий мураска, бөтөнчө улуттук көрүнүштөргө карата болгон бир беткей саясат-

ташкан көз карашка, демагогиялық системага, ар кимдин жекече ойлонуу касиет-сапатын, жеке чыгармачылык мамилесин барган сайын мокотуп, бара-бара тыптыпты жоготууга багыт алган доктораттык философияга барып такалат” [Асаналиев К. Көркөм нарк – Ф.: «Кыргызстан», 1988. 4-б.], – деп, адабий мурастарга гана эмес, бүтүндөй эл өткөн тарыхынан, эне тишинен ажырап калуу коркунучуна жетип, руханий жакырчылыкка кабылган мезгилдин катаалдыгын реалдуулук менен мүнөздөп өтсе, К.Артыбаевдин: “... Кыргыз элинин өткөндөгү жазма адабий мурастарын эске алган кезде биздин көнүлүбүздүн чордонунда эң биринчи ирттө Махмуд Кашкаринин “Түрк сөздөр жыйнагы” менен Баласагындык Жусуптун “Кут табуу билими” турууга тийиш” [Артыбаев К. Тандалмалар. – Ф.: “Кыргызстан”, 1984, 224-292-б.], – деп, башка түрк элдерінин эле адабиятына жана тарыхына киргизишп алышкандарына токтолуп, кыргыз адабияттаанусунда ортот түрк жазма эстеликттерин изилдөө иштеринин кечен-деп жаткандыгын белгилейт. Бүгүнкү күндө бул багыттагы эмгектер активдүү өнүгүп жатат. Изилдөө ишибизде, мисалы: Абыразаков А. [Кыргыз адабиятынын тарыхый өнүгүш маселелери. – Б.: “Бийиктик”, 2012.], Акматалиев А. [Байыркы ортот түрк адабиятынын очерки. – Б.: “Бийиктик”, 2015], Даутов К. [Доорлор чындыгы көркөм адабиятта. – Б.: “Улуу Тоолор”, 2016], Жаманкулова Г. [Кыргыздардын жана кыргыз жазуусунун тарыхы. – 2-том. – Б.: “Улуу тоолор”, 2014], Укубаева Л. [Жазгыч акындардын чыгармачылыгы. – Б.: БГУ, 1994], Эркебаев А. [Кыргыз адабиятынын аз изилденген барактары. – Б.: “Учкун”, 2004], ж.б. изилдөөлөрдөгү көркөм адабияттагы адам коомуна тиешелүү дүйнөтаанымдык маселелер ар түрдүү аспекттерде чагылдырылып келгендиги тууралуу тыянак ойло-ру ишибизге теориялык-методологиялык негиз катары пайдаланылды.

2.2.2. Изилдөөнүн негизги методдору: Адам турмушундагы “дүйнөтааным” концепциясынын мааниси кенен. Мейкиндик жана мезгил аралык айырмаларга карабастан, адам баласына мүнөздүү рухий дүйнөнүн калыптануу процессиндең кызматы зор. Көркөм адабияттын дүйнөтаанымдык спецификасын ачып беруүнү максат этип, ортот түрк жазма эстеликттеринин жана кыргыз “эпикалык поэзиянын”, “акындар поэзиясынын” мисалында системалуу иликтөө жүргүзүлдү. Коомдук-социалдык, экономикалык-саясий жагдайын гана эмес, түрк дүйнөсүн чагылдырган көркөм адабияттагы түрдүү тематикадагы чыгармаларды түшүнүү, андан билүү, өздөштүрүү табигый көрүнүш. Дал ушундай ынгайдан иликтөө маселесине басым коюлуп, ишибизде тарыхый-салыштырма, салыштырма-типовологиялык, тарыхый-обзордук, адабий-теориялык жана текстологиялык, генетикалык изилдөө методдору колдонулду.

Максатыбызга ылайык байыркы ортот түрк жазма эстеликттериндең (“Огуз наме” дастаны, Орхон-Енисей таш жазма эстеликтери, “Коркут ата китеби”) көркөм-идеялык маселелердин кыргыз фольклорунда да чагылдырылышы “Манас” эпосунун мисалында талдоого алынды.

Адабий талдоонун жүрүшүндө жалпы түрк элдеринин, анын катарында кыргыз элинин дүйнөтаанымдык маселелеринин түбү барып, бир бүтүндүкке айланган биримдик, ынтымак, бир максат жана бир идеологияга чакырган патриоттук, философиялык жана дидактикалык ой-түомдарга такалды. “Огуз наме” дастанындагы айрым мифологиялык мотивдердин, сюжеттердин “Манас” эпосунда да орун алыши, айттуучулар (манасчылар) тарабынан тегин жарапбастан, жалпы түрк элдеринин тарыхый эс тутумундагы баалуулуктар экендиги аныкталды. Көркөм адабияттын фактурасындағы (тема, мотив, тип, идея, пафос, жанр, форма, мазмун, стиль, сюжет, композиция ж.б.) типологиялык процесси адабияттагы табигый көрүнүш экендигинин себеп-шарттары аныкталып, кыргыз эпикалык поэзиянын мисалында талданды. Талдоого алынган эпос жана дастандардын түпкү негизинде жалпы түрк элинин байыркы тарыхы жаткандыгына басым коюлуп, элдин байыркы тарыхы, дүйнөтаанымы элдин тарыхый эс тутумунан орун алып, кийинки мезгилдерге өз сабагын берүүчү касиетке ээлиги каралды. Мисалы, Орхон-Енисей таш-жазма эстеликтериндеги Кул-Тегинге арналган жазууда Билге кагандын: “Тогуз огуз өзүмдүн элим эле” [Орхон-Енисей тексттери. – Ф., “Илим”, 1982, 62-б.], – деген эскерүүсү качандыр бир кездеги Огуз кагандын урпактарынан болгондугун эскерип, Огуз каган түрк урууларынын тарыхый инсандан мифологиялык бабасына айлангандыгын ырастайт.

Иште X-XII кылымдардагы акындардын чыгармачылыгын талдоодо суфизм агымынын адабият менен маданиятка тийгизген таасирлери каралып, муундар байланышынын объектиси катарында кыргыз эл акындарынын чыгармачылыгына басым коюлду. Кыргыз эл акындары Калыгүл Бай уулунун санат-насыят, терме ырларында, Молдо Кылыштын “Ырлар жыйнагында”, Женижоктун айтыш ырларынын мисалында адабий талдоо жүргүзүлүп, байыркы ортот түрк жазма эстеликтериндеги Кул Кожо Ахмед Яссавинин “Насаат китеби” жана Жусуп Баласагындын “Кут алчу билим” дастанындагы көркөм-идеялык маселелер менен параллель жургүзүлдү. Жогорудагы акындардын чыгармачылыгындағы тематикалык өгөчөлүктөр ислам дининин таасирине гана байланыштуу болбостон түрк акындарынын, тактап айтканда, Кул Кожо Ахмед Яссавинин диний-мистикалык ыр саптарынын таасирлеринин да болгондугу тарыхый-салыштырма методду колдонуп, изилдөөдө айкындалды. Ал эми “замана” темасы дүйнөлүк адабиятта байыркылыгы менен белгилүү. Бул тема адам, коом, система катыштыгына байланыштуу түбөлүктүү темалардын катарынан орун алып, лирикалык жанрга гана эмес, эпикалык, дидактикалык, драмалык жанрларга да мунөздүү. Түрк дүйнөсүндө “заман” темасын терең ачып берген акындардын бири – суфий Кул Кожо Ахмед Яссавинин башка акындарга карата зор таасири болгон. Мисалы, “акыр заман” туура-луу ойлор Жусуп Баласагындын, Ахмед Югнекинин да чыгармаларынын мазмунунан кездешет. Алардын чыгармаларындағы философиялык жана

дидактикалык ойлорунун негизги максаты эртеңки мыкты муундарды тарбияткылған жазма адабияттын оқулдору жазган чыгармаларының бир нюансын екүмдергэ же өз чөлкомүнүн бийлик башчыларына тартуу мүнүшүү, көздөген максаттары да болгон. Бийлик башындагылардын саясийи етүп, коомдун саясий идеологиясына каршы келбegen көз караштарды чагылдырган чыгармалары кабыл алынып, сыйлык берилип, анындарга эртеңки күндөгү чыгармачылык жолдогу тоскоолдуктардан күчтүргүү негиз түзүлген. Ортоқ түрк жазма адабиятындагы чыгармалардың дүйнөтәанымдар кыргыз эл акындар чыгармачылыгынан да байкалып, заманга болгон көз караштар бирин - бири толуктап, терендетилип берилет. Анын “акыр заман” түшүнүгү дүйнөнүн алаат болушу менен эле чектелбейт. Ар кандай коомдун мүнөз өзгөчөлүгүнө байланыштуу жаралтган ар кандай терс көрүнүштөр адамдардын байыртадан кальптанган дүйнөтәанымдарына бүлүк салган проблемаларга айланып, ал проблемалар ақындардын чыгармачылыгында “заман” темасынын жаралышын ширгип, коомдугу өзгөрүүлөргө жараша идеялык интерпретациялоо табигый турға эз. Улам кийинки коомдун мүнөз өзгөчөлүгүнө жараша “заман” темасынын да мазмуну түрдүү өзгөрүүлөргө учурашын Калыгул, Бай учурунан кийинки заманчы акындар: Арстанбек Буйлаш уулунун “Тар заман”, Молдо Кылыштын “Зар заман”, Алдаш Молдонун “Хал заман”, Ы.Шайбековдун “Кайран эл” жана башкалары тастыктайт.

X-XII кылымдардагы акындардын чыгармаларындагы философиялык жана дидактикалык идеялар бийлик башындагылардын купулuna толуп, эле ичинде дидактикалык ролун аткарып, түбөлүктүүлүгү камсыз болгон. Мисалы, Жусуп Баласагындын “Кут алчу билим” дастанында байыркы ата-бабалардын дүйнөтәанымын, тактап айтканда, рухий дүйнөнүн бир бутагы болгон диний көз караштарын мезгилдин саясатына аралаштырабай, аны түшүнүү, чечмелөө аракети зор. Дастандагы символикалык каармандар: Күнитууду Эзлик, Айтольду, Акдилмиш жана Өткүрмүштүн диалог жана монологдорунун мазмунунда түрк дүйнөтәанымына мүнездүү ойтолгоолордун бай кеничи сыйпатталып берилет. Бул чыгармада “Кудай тааннуу” түшүнүгүнүн бир жагдайы автордун заманында гана эмес, тамыры тереңге кетип, тээ байыркы мезгилдерге барып такалат. Мындан түшүнүк түрк дүйнөсүнүн сопулардын (суфийлердин) окуусунун таасиринде келди детенибиз менен бул түшүнүк адам адам болуп жарапганы пайда болгон детен ойду да жокко чыгарууга болбос. Өз мезгилинде суфий агымынын таасирleri күчтүү болсо да, Жусуп Баласагын “Кут табуу” дастанында акын отүнө чейинки жана өз мезгилиндеги батыш жана чыгыш аалымдарынын эмгектери менен тааныштыгын ырастап, фольклор, философия, астрономия, математика медицина ж.б., илимдин тармактарына карата жеңе көз караштарын реалдуулукка таянуу менен чагылдыргандыгы белгилениди. Суфий агымынын жаралыш тарыхы, максаты, милдети тууралуу

ойлор – убактылуу процесс экендигин туура түшүнүп, автор “Кудай тааннуу” түшүнүгүн исламдын негиздерине таянуу менен чагылдыргандыгы дастанда ырасталып жүрүп отурат. Өтө эле суфизм идеяларына берилген сопуларга карата сын көз караштары да бар. Алардын элден, үй-бүлөдөн безип, жалгыздал, ээн жашагандарын туура көрбей, керт баштарынын кызыкчылыгын көздөгөн адамдар катары айыптайт. Өз түшүнүгүндө мындан көрүнүштү “Жараткан” да жактырбастыгын жана “Жараткан” өзү тартуу кылган адам жашоосунан баш тартып, ашкере кечилдик кылгандарды туура көрбей, өз доорунун агартуучусу катарында суфизм агымынын негиздерине токтолуп, адамдардын жашоосундагы он-терс таасирлерин талдап еткөндүгү мисалга тартылат.

Ортоқ түрк жазма адабиятындагы мындан салтка ээ дидактикалык жанрдагы чыгармалар түрк дүйнөсүндөгү белгилүү аалымдардын бири – Махмуд Кашкаринин чыгармачылыгына да тиешелүү. Түрк элинин “патриот тилчиси” аталган Махмуд Кашкари “Түрк сөздөр жыйнагын” түрк дүйнөтәанымындагы салмагына токтолуп, окумуштуу А.Н.Кононов: “... мында түрктөрдүн материалдык маданиятынын, турмуш тиричилигинин, ар кыл буюмдары, этнонимдери, топонимдери, уруулук бөлүнүүлөрү, ар кандай кызмат адамдарынын аталышы, үй жана жапайы жаныбардардын, канаттуулардын аттары, ар түрдүү тарыхый жана мифтик каармандардын аттары, диний жана этностук терминдер, балдар оюндары жана көнүл ачуулары тууралуу көптөгөн маалыматтар бар”, – деп белгилеп келип, “Түрк сөздөр жыйнагынын” көтөргөн жүгүнө карап: “Орто кылымдагы түрк элдеринин энциклопедиясы” [Кононов А.Н. Махмуд Кашкарийский и его “Дивану лугат ат -турк” // Советская тюркология. –1973, №1.], – деген акыйкат баасын берет. Иште автордун бул эмгеги түрк дүйнөтәанымын чагылдыруу менен бирге философиялык жана дидактикалык ойлордун чордонунда жазылгандыгы ырасталды.

Орто кылымдагы ортоқ түрк жазма адабиятынын тарыхында Адип Ахмед Жүгнеки (Югнеки) да өз орду бар акындардын катарында турат. Акындын өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу аты белгисиз бир акындын: “Акын көзү тубаса көрбөчү эле” [Кыргыз поэзиясынын антологиясы. – Б.: “Кыргызстан-Сорос” фонду, 1990, 468.], – деген ыр саптары аркылуу Адип Акмат Жүгнекинин тубаса азиз экендиги жана акындык өнөргө баш байлагандыгын кабарлайт. Ахмед Югнеки өмүрүнүн акырына чейин ыр дүйнөсүндө жашоо өткөрүп, каралайым эл ичинде акыл-насаатын айтып, эл ичинде турмуш кейгөйлөрүн жон териси менен сезген “сокур акын” аталац, эл-жер кыдырып күн өткөргөн думана сындуу дүйнө кезип кеткен сыйктуу. Акындын дүйнөтәанымын чагылдырган “Акыйкат тартуу” ырлар жыйнагы. жети бөлүмдөн турат. Алар: 1. Билимдин пайдасы менен наадандыктын зыяны. 2. Дүйнөнүн бир орунда турбаган, өзгөрүлмөлүү экендиги. 3. Жоомарттык менен сарандык . 4. Тилди тыыйп жүрүү – адептүүлүктүн шарты. 5. Тил тууралуу. 6. Жакшы мүнөз, жагымсыз кылых

тууралуу. 7. Кайрымдуулук, каниет тууралуу. Бөлүмдөрдүн атальшынан байкалгандай, бул чыгарма адамдарды туура жашоого үндөгөн дидактикалык жана философиялык мазмундагы кодекс сынары. Бул – орто кылымдагы ортот түрк адабиятындагы ақындардын чыгармачылыгына мүнөздүү көрүнүш. Бирок ақындардын ырларында бири бириңен айырмаланган, жиктелген өзөгү бар. Бир караганда, баягы эле ақыл-насаат сөздөр, ыр саптарындагы ойлор, дүйнөтаанымдар окшош чагылдырылгандай сезилгени менен, айтылган ойлор бири-бирин эч кайталабай, мезгилине жараша дүйнөнүн ар кырларына андоо салышкандыгы талдоого алынды.

Экинчи бап боюнча корутунду. 1. Тарыхый-салыштырма ыкмасында текстологиялык жана типологиялык принциптерге таянуу менен ортот түрк жазма эстеликтериндеги (VI-XII-к.) көркөм-идеялык маселелер, мифологиялык мотивдер, персонаждарды, образдык курулмалардын тегерегендеги дүйнөтаанымдык маселелер кыргыз “эпикалык поэзиясындагы” жана “акындар поэзиясындагы” окшоштуктарына текстологиялык салыштыруулар жүргүзүлдү. Ошондой эле мындай окшоштуктар бир элден экинчи элге көчуп жүрүүчү “миграция” катарында түшүндүрүлүп, түрк элдеринин генетикалык тубу бир экендине объективдүү жыйынтыктар чыгарылды. 2. Салыштырма-типологиялык ыкмада ортот түрк жазма эстеликтериндеги (X-XII к.) ақындардын чыгармаларындагы дүйнөтаанымдык айрым маселелердин, мисалы, диний ағымдын таасирлери, “замана” темасы, философиялык, дидактикалык ой-туюмдардын “акындар поэзиясындагы” чыгармаларда чагылдырылышына салыштырылып изилдөө жүргүзүлдү. 3. Тарыхый-обзордук ыкмасында байыркы ортот түрк жазма эстеликтерине (VI-XII к.) мүнөздүү спецификалык жагдайларына көнүл буруулуп, жазма эстеликтерди жана ақындардын чыгармаларынын жарыяланашы, варианттары боюнча жана чыгармаларын түз же кыйыр түрүнде талдоого алган адабиятчы, окумуштуулардын эмгектерине адабий талдоо жүргүзүлдү. 4. Ортот түрк жазма эстеликтериндеги (VI-XII к.) жана кыргыз фольклорундагы “эпикалык поэзия”, кыргыз “акындар поэзиясындагы” дүйнөтаанымдык маселелерге адабий талдоо жүргүзүүде адабий-теориялык аныктамаларга, жыйынтыктарга таянуу менен тыянактар чыгарылды. Ортот түрк жазма эстеликтерин (VI-XII к.) изилдөө ишибизде негизинен кыргыз фольклорундагы эпикалык поэзиянын мисалында салыштырма талдоого алынып, жазма эстеликтердин өзөгү фольклордук материалдан турары белгиленди. Мындай тыянактар бул темага байланыштуу бир топ адабиятчы-илипоздордун эмгектеринде тастыкталып, иштин методологиясы аныкталды.

Үчүнчү бап “Байыркы ортот түрк жазма эстеликтериндеги (VI-IX к.) жана кыргыз фольклорундагы дүйнөтаанымдык жалпылыктар” деп атальып, көөнө тарыхтын бүктөмдөрүнде аты белгисиз эл ақындарынын, ақылмандарынын, чечендеринин, сынчыларынын чыгармаларынын фольклорго айлануусунда эл сыйнынын зор таасирине басым коюлду.

Адабиятчы К. Даутов: “...мурда жазма-сызма күтпөгөн калк өзүнүн бай рухий тажрыйбасын, дүйнөтаануу ыгын, даанышман ойлорун, өз тарыхына саресеп салуу аракетин, ошондой эле баардык материалдык, адеп-актык маданий көркөм байлыктарга карата сынчыл- эстетикалык мамилесин жападан жалтыз оозеки сөз менен түонтуп, аларды сөздө сактап калган” (Доор чындыгы көркөм адабиятта. – Б.: “Улуу Тоолор”, 2016, 12-б.), – деп өз мезгилинде эле фольклор менен катар элдик сындын жашагандыгын белгилеген. Ошондуктан фольклор – мазмунуна эл тарыхын, доор тарыхын, жалпы дүйнөтаанымын сыйдырган маданий мурас. Бирок жазма адабият фольклорду кандай өздөштүрөт, өнүктүрөбү же жокко чыгарабы? – деген суроонун жаралышы табигый жагдай. Анткени тигил же бул чыгармачыл инсандын фольклордогу адамдык улуулуктарга үндөгөн көөнөрбөс улуу идеяларды түя билгендигине жараша боло тургандыгын айттууга болот. Ырасында да жазма адабият менен фольклор карым-катьшта болуп, бири-бирин жокко чыгарбай, тескерисинче параллель өнүгүү багытында бири-бирине көркөм фактор катарында кызмат кылыш, элдин руханий байлыгынын зор өлчөмүн түзүп келген.

3.1. Ортот түрк жазма эстеликтериндеги (VI – IX к.) көркөм-идеялык маселелер жана кыргыз фольклорундагы дүйнөтааным (“Манас” эпосунун мисалында). Бул маселени изилдөөдө Орхон-Енисей таш жазмаларындагы Күл-Тегинге арналган эстеликтин мазмунуна камтылган түрк мамлекетин түзүүдөгү Могилян кагандын саясий-идеологиялык көз караштары талдоого алынып, 10-саптагы: “Кан болуп, жок элди мүлкүү кылдым, аз элди көп кылдым, жарды элди бай кылдым же бул сөзүмдө ката барбы?” – деген сөзүндөгү ой “Манас” эпосундагы “Кулалы таптап күш кылдым, курама жыйып жүрт кылдым” деген сөздөгү маанилик окшоштуктар тегин эмсестигин тарыхый маалыматтарга таянуу менен (Абулгазы Ибн Мухаммеддин, Фазал ал-лах Рашид ад-Диндин, Л.Н.Гумилевдун, Н.Я.Бичуриндин, А.М.Бернштамдын, Ч.Өмүралиевдин, ж.б.) тастыкталды. Жогоруда айтылган Могиляндын сөзүндө кыргыз элинин тагдыры жана тарыхы сыйдырылган. Анда кийинки муундарга дидактикалык сабак болуш учун тогуз жолдун тоомуна орноткондугу айтылып, эртенки күнгө карата болгон “Манас” эпосунун мисалында саясий патриоттук идеялардын бүгүнкү мезгилиде да актуалдуулутунун зор экендиги айкындалды. Өзгөчө Орхон-Енисей таш жазмаларына тиешелүү “Кыргыз уулуна арналган” эстеликке тиешелүү омоктуу ойлор да эске алынды. Мисалы, кыргыздардын уйгурлардын үстүнөн болгон женишинен кабар берген бул эстелик, тактап айтканда, В.В.Бартольддун: “Улуу кыргыз дөөлөтү” [Кыргыздар. Тарыхый очерк. – Б.: 1991, 142-б.], – деген сөзү менен белгиленгендиги жана алгачкы кыргыз мамлекетинин каганы-Барсбектин тилеми – жалпы түрк элдеринин үстүнөн болгон бийлиги тууралуу кабар берген эстеликке карата түрдүү көз караштардын ичинен А.Н.Бернштамдын [Кыргыз мамлекетинин өз алдынчалыгы учун күрөшү. Кыргыз-

дар. – Б.: 1991, 269-б.] “Кыргыз уулуна арналаган” эстеликтеги Ялакар атальышындагы бийлик башындағы инсанды “Манас” эпосундагы Манас баатырдың прототиби катары карагандығы дагы алдыда бир топ изилдеөлөрдү талап кылары белгиленди. Мисалы, С. Карапаевдин вариантындагы “Манаста” кара калмактар менен манжулардың кандары Алооке менен Молтокан Каракандың көзү өткөндөн кийин кыргыз-қыпчактарга катылып, улуу кыргыз салып ар тарапка таратканыгын айтып келип:

“Таш күмбөзүн талкалап,

Такыр чаап еттү эми...” [Манас. “Турар”. –Б.: 2010, 25-б.], – деген сапта таш-жазма эстеликтеге байланыштуу тарыхый улуу чындык жатканыгы айтылып, эл өткөн тарыхын, маданиятын, дүйнөтаанымдастын эртеңки муунга өткөрүп берүүдө, ертөлбөгөн, өчпөгөн улуу идеяларын оозеки формада жана таш жазууларга калтыргандыгына басым коюлду. Илимде Орхон-Енисей деп чогуу айтылганы менен, бири-биринен стилдик, мазмундук, формалык, идеялык жана көлөмдүк айырмачылыктары бар. Орхон эстеликтери көлөмдүү келип, бирдиктүү сюжетке ээ. Каармандардың образын ачып берүүдө, көркөм каражаттар кенен колдонулуп, кийинки муундарга үлгү боло турган кагандардын, баатырлардың эрдиктери даңазаланып, бирдиктүү түрк мамлекетин түзүү идеясы көркөм чагылдырылып, кыргыз фольклорундагы чакан эпикалык дастандын адабий талаптарына жооп берет. Ал эми Енисей таш-жазма эстеликтеринин көлемү чакан келип, мазмунун арман, керез, кошок, жоктоо мотивдери түзүп, кыргыз фольклорундагы лирикалык жанрларынын мүнөздүү табиятына дал келип, байыркы алтай тарыхынан кабар берет.

Ошондой эле “Огуз каган” дастанындагы көркөм-идеялык көз караттар ишибизде каралып, Огуз кагандың тарыхый прототиби тууралуу окумуштуулардың пикирлери системалуу анализге алынды. Натыйжада жалпы түрк элдеринин мифологиялык бабасы катарындағы жыйынтыгы реалдуу деп эсептелинди. “Огуз кагандың” вариантында Огузун төрөлүшүндөгү сүрөттөөлөр “Манас” эпосундагы Манастын терөлүшүндөгү сүрөттөөлөргө окшоштуктары, “кан” жана “каган” сөздөрүнүн маанилик айырмачылыктары каралып, жалпы түрк элдеринин башын бириткирген Огуз каган сыйктуу эле Манас баатыр да жалпы түрк элдеринин каганы болгондугу “Манас” эпосунун вариантынан мисалында ырасталды. “Огуз каган” дастанынын элдик вариантынан айырмаланган Рашид ад-Диндин, Абулгазы ибн Мухаммеддин варианты ислам дининин таасиринде өзгөрүүгө учуралган себептери каралып, Огуз кагандың күчтүү түрк мамлекетин куруу идеясына ислам сөзү кошуулуп, ислам түрк мамлекетти куруу идеологиясын көздөгөндүгү чагылдырылат. Толук бийликтүү колго алуудагы атасы менен болгон диний карама-каршы окуясы “Манас” эпосундагы Алмамбеттин атасы менен болгон окуясына дал келиши кокусунан болгон жагдай эмес, ал “Манас” айтуучулар тарабынан эл ичиндеги Огуз каган дастаны тууралуу маалыматтардын, легенда-мифтердин жа-

шап келгендигинен кабар берип турат. Дастандын жаралыш мезгили түрк элдеринин ислам динин кабыл алганга чейинки мезгил экендиги илимий булактарга таянуу менен белгиленди.

3.2. “Орткө түрк жазма эстеликтеринде (VI-IX к) мифологиялык мотивдердин, персонаждардың кыргыз фольклорунда орун алышы жана алардың дүйнөтаанымдык функциялары (эпикалык поэзиянын мисалында)” бөлүмүндө байыркы ата-бабаларыбыздын дүйнөгө, коомго, кубулуштарга карата ой-толгоолорун, элестөөлөрүн чагылдыруу фольклордун майда жанрынан баштап, көлөмдүү эпикалык чыгармаларына чейин орун алганыгы иликтенет. Мифологиялык мотивдер, персонаждар чыгармалардың кереметтүү мүмкүнчүлүгүн курчутуу максатында гана колдонулбастан, адам баласынын рухий дүйнөсүнө адамдык баалуулуктарды калыптандырып, кийинки муундарга мурастоо милдетин да аркалайт. Мисалы, ишибизде Саймалуу-Таш сүрөт-жазма эстеликтеринде сүрөттөрдүн ичинен ит-куш, канаттуу тулпар сүрөттөрүнө токтолуп, кыргыз фольклорундагы мифологиялык мотивдер “Манас” эпосундагы кумайык иттүн табылышы, багылышы тууралуу өзгөчөлүктөр каралып, ак шумкар менен байланышкан жагдайлары белгиленди. Түрк элдеринде ит-бөрү тотеми катары кабыл алынган мифологиялык айтымдар мисалга тартылып, “Огуз каган” дастанындагы согуштук жүрүштөрүндө жол көрсөткөн колдоочу образында чагылдырылыши талдоого алынды.

Эпикалык поэзиядагы канаттуу атка байланыштуу мифологиялык мотивдер “Эр Төштүк” эпосундагы Чалкуйрук, “Манас” эпосундагы Аккула, Мааникер, Ачбуудан, Алкара тулпарлардың туулушу жана ар бир тулпарга мүнөздүү касеттери мисалга тартылып, баатырлардың көркөм образын ачып берүүдөгү минген тулпарлардың ролунун маанилүүлүгү каралды. Эгерде баатырлардың минген аттары өздөрүнө ылайык келбесе, дайыма женилүүдө боло тургандыгы “Курманбек” эпосунда Телторусуз, “Шырдақбек” эпосунда Боз жоргосуз душмандарынан женилсе, Кул-Тегинге арналган таш жазмада “акылсыз боз ат” болгондуктан женилгендигине себеп болгондугу белгиленди. “Коркут ата китебиндеги” башкы каармандардың бири – Бамши Байрактын Боз айгырлуу деп атальышында дениз кулуну – Боз айгыр тууралуу мифологиялык сюжеттер кыргыз фольклорунан да орун алганыгы “Кулун көл” жомогунда айтылып, Кула бээ менен Боз айгырдын кулундары Аккула, Ачбуудан, Мааникер болуп берилгендигине токтолуп, жылкы пири – Камбар атага байланыштуу түрк элдеринде мифологиялык түшүнүктөрүндөгү жалпы окшоштуктар: жашоо образдарына, маданий, тарыхый, саясий, экономикалык жалпылыкка ээ жагдайларына канчалык байланыштуу экендиги илимий негиздерге таянуу менен жыйынтыктар чыгарылды.

Иште орткө түрк жазма эстеликтеринде (VI-IX к.) мифологиялык мотивдер менен катар эле мифологиялык персонаждарга (дөө, пери) да кенен орун берилген. Мындан мифологиялык персонаждар түрк элдери-

нин, анын ичинде кыргыз элинин фольклорунда (эпикалык позияда да) архаикалык дүйнөтаанымдарын чагылдырып турган көрүнүш. Мисалы, “Коркут ата китебиндеги” “Басаттын Тебе көздү өлтүргөндүгү тууралуу баянында” пери кыз жана жалгыз көздүү дөө, “Огуз каган” дастанындағы Огуз менен пери кыздар, мифологиялык жырткыч кыят тууралуу сценалар кыргыз фольклорундағы “Эр Төштүк” эпосундағы Эр Төштүк менен Айсалкын пери, жети баштуу жез кемпир, дөөлөр, “Манас” эпосундағы Алмамбеттин, Чубактын перилерге байланыштуу төрөлүшү, “катыны адам, эркеги ит баштуу” адамдар, жалгыз көздүү Мадыкан дөө, “Семетей” эпосундағы Айчүрөктүн төрөлүшү тууралуу эпизоддор адабий талдоого алынып, зерде перилер менен адамдын маҳабатынан төрөлгөн балдар эртеңки эл кызматына жараган баатырлар болуп берилсе (“Огуз наме” дастанындағы Огуз кагандын алты баласы, “Манас” эпосундағы Алмамбет, Чубак, Бокмурун), зордуктан жараган балдар элге зиянын тийгизген жалгыз көздүү дөө образында чагылдырылгандыгы мисалдар менен талдоого алынды. Мындаи мифологиялык персонаждардын тигил же бул түрк элдеринин фольклорунда улам жана вариацияларда кайтала-нышы жалпы түрк дүйнөтаанымдары туруктуулукка ээ образдардын бири экендиги ырас.

3.3. Ортоқ түрк жазма эстеликтеринде (VI–IX к.) салттуу мотивдердин кыргыз фольклорунда дүйнөтаанымдык аспектте көркөм чагылдырылышы (эпикалык поззиянын мисалында) атальшындағы бөлүмүндө ортоқ түрк жазма эстеликтеринде (VI–IX к.) жана кыргыз фольклорундағы салттуу мотивдердин орун алышина көңүл бурулуп, жалпы түрк элдеринин, анын катарында кыргыз элинин да жашоо турмушунда туруктуу сакталган көркөм кубулуш экендиги төмөндөгүдөй атальштагы бөлүмчөлөрдө каралды.

3.3.1. “Аян түштөрдүн” көркөм каражат катары колдонулушу. Бүгүнкү күнде да түш маселеси дүйнөтаанымдык милдетин аткарып, адам жашоосу менен өзөктөш өнүккөн кубулуш экендиги П.К.Аннохиндин [Сновидения и наука. – М.: 1945] деген эмгегинде кенен чагылдырылса, адам жашоосундағы эртеңки күндүн, тагдырдын оң же терс багыт ала тургандыгынан аян берген, Джон Кехонун тыянағы менен айтканда: “...Сны – это забытый язык человеческой расы” [Подсознание может все. – Минск, 2007.], –дегениндеги ойдун реалдуулугун жокко чыгарууга болбустууга ишибизде эске алынды. Түштүн адам турмушундағы кызматы менен эле көркөм адабиятта, тактап айтканда, эпикалык поззияда көркөм каражат катары колдонулушу тууралуу изилдөөлөргө кайрылып өттүк. Мисалы, Г.Т.Жамғырчиеванын [“Салттуу эпикакалык формулалардын “Манас” эпосунда берилиши”. – Ош, 2011, 8-б.] эмгегиндеги тогуз салттуу сюжеттик формуланы белгилөөсүндө “аян түштөр, түш жоруу” маселелерине токтолсо, Ж.Орозобекова “Манас” эпосунун сюжетинде түш көрүү негизги мотивдердин бири экендигине токтолуп, түштүн мазмунунда эртеңки эл

тарыхына же эр тагдырына оң же терс таасирин тийгизген окуянын мунөзү бар экенин белгилейт [Айтуучулук енөрдүн тарыхы өсүп өнүгүү жолу. – Б.: 2003, 30-69-б.]. Ошондой эле Н.Х. Бекмухамедова түш көрүү мотивинин табиятын изилдөөгө алып, “Манас” эпосунун сюжеттик-мотивдик курамындағы салттуу мотивдердин бири катарында түш көрүү мотивдерин жана көзгө көрүнүүчү мотивдерге токтолуп, эпостун мистикалык атмосферасын жаратуудагы ордуна басым койот [“Манас” эпосу: онейротопика жана визионотопика маселелери (структуря, функция, символика). – Б.: 2021. ф.и.д., автореферат].

Биздин изилдөөдө түш көрүү маселесинин дүйнөтаанымдык функциясына басым жасалып, “Коркут ата китебиндеги” [Коркут ата китеби. – Б.: 2004, 29-б.] Коркуттун көр тууралуу түшү, Салар Казандын ууга кеткенде душмандары эл-жерин чаап, катуудан казанын жумшактан күлүн калтыrbай кеткендигинен аян берген түшү, ошондой эле кыргыз фольклорундағы, тактап айтканда, “Манас” эпосундағы Каныкейдин “чоң казаттан” жаман кабар берген аян түштөрү мисалга тартылды. Дайыма эле аян түш жамандыктан берилбестен, жакшылыктан аян берген түштөр тууралуу да кеп козголуп, кыргыз элинин эртеңки тагдырынын жакшылыкка бурулуш алгандыгынан аян берген Манас баатырдын жарыкка келиши тууралуу Жакыптын, Чыйырдынын түштөрү да адабий талдоого алынды. Демек, байыртадан эле кыргыз эли “аян түштөрдү” жоруу маселесине көнүл бурушуп, беткелди адамдарга эмес, касиети бар акылман чечендерге жортуу салтын сактап, ырым-жырымдарды колдонуп келишкендиги эске салынып, “аян түштөр” адамдардын дүйнөтаанымында “кайып дүйнөдөн” же “тиги дүйнөдөн” кабар маанисинде кабылданып келген кубулуш экендиги белгиленди. Ортоқ түрк жазма эстеликтеринде (VI–IX к.) жана кыргыз эпикалык поззиясында түш көрүү мотиви туруктуу сюжет куруучу функцияны аткарғандыгы белгиленип, анын көркөм каражат катарындағы роль аныктаалды.

3.3.2. “Кайып дүйнө” түшүнүгү жана думананын мифологиялык образы. Көп учурда “аян түш” аркылуу же тигил же бул каармандын алдынан чыгып же эл чогулган жерде пайда болуп, көз ачып-жумганча жок болуп, “кайып дүйнөсүн” көздөй кетүүчү образ – думана, кызыр, кыдыр ата деп атала, ал ак сакалдуу болушу менен өзгөчөлөнүп турат. Мындаи образдын жалпы түрк элдеринин, анын ичинде кыргыз фольклорунда туруктуу сакталышы жана анын кыргыз дүйнөтаанымын бир кырын чагылдыруудагы функциясы иликтенди. “Огуз каган” дастанынын каарманы Огуздин, “Манас” эпосунда Манастын, Чубактын, Алмамбеттин төрөлүшү, аттарынын коюлушу кайып дүйнөгө байланыштуу думананын образы аркылуу сыйпатталып, тез эле чоңошуу, баатыр болушу мезгилдин, элдин саясий-социалдык талабына ылайык болгондутуу мисалга тартылып, каармандардын мифологиялык мотивдер менен шекөттөлүп чагылдырылышына көңүл бурулду. Думананын образы кайып дүйнөнүн өкулү ката-

ры кызматын аткарып, кыйчалыш кезде пайда боло калмайы эске алынат. Бирок бул образ дайыма эле салабаттуу ак сакал, колунда аса-муса таягы бар образында болбостон, "Коркут ата китебинде" Боз аттуу Кызыр улан болуп берилиши же "Манас" эпосунда Чубакка ат коёрдо пайда болгон "жылаңайлак, жылаңбаш, аса таяк колунда" деп чагылдырылат. Жыйынтыгында, элдин саяй-социалдык талабынын зарылдыгына жараша жараган баатырлардын атадан артык төрөлүшүндө, ат коюлушунда думана образындағы каармандын коштот жүрүшү "кайып дүйнөгө" байланыштуу шартталгандыгы сипатталды.

3.3.3. Улуттук каада-салттардын адамдын жашоо нормасы катарында чагылдырылыши. Адам баласынын тарыхый эс-тутумунун еткөндөгү, бүгүнкү, эртеңки деген диалектикалык процесси дүйнөтаанымдык максаттарды аркалап, муундар ортосундагы етмө байланыштарды (преемственная связь) сактап келгендиги – улуттук каада-салттарда камтылган. Анткени улуттук-каада салттардын милдетине адамдардын аң-сезимине, жүрүм-турумуна, философиялык, дидактикалык, дүйнөтаанымдык ж.б. ой-түомдарын жөнгө салып турууучу мыйзамдык күчкө ээ экендиги, эл ичиндеги "кааданы бузган, салтты бузган" деген жазанын болгондугу мисалга алынып, үйлөнүүдөгү жана аза күтүүдөгү каада-салттар аз эместиги каралды. Бул маселе боюнча Орхон-Енисей таш жазууларынын, "Коркут ата китебинин, "Огуз каган" дастанынын жана кыргыз фольклоруна байланыштуу "Манас", "Семетей", "Курманбек" эпосунун мисалдарында талдоо жүргүзүлүп, өзгөчө аза күтүү каада-салтына мұнездүү керәзз, кошок, жоктоо мотивдери эртеңки күндөгү эл оозунда айтылып калган дастан, эпостордун жаралышынын баштапкы этабына негиз болуп, ал чыгармалардын алгачкы ыр салттары экендигин да жокко чыгарууга болбустугуна басым коюлуп, аталаң чыгармалардагы салттуу мотивдер – үйлөнүүдөгү жана аза күтүүдөгү каада-салттар жалпы түрк элдеринин, анын ичинде кыргыз элинин да дүйнөтаанымдык маселелеринде орчуандуу орду бар.

3.3.4. Орток түрк жазма эстеликттеринде (VI-IX к.) жана кыргыз фольклорунда чагылдырылган диний ишенимдер. Диний ишенимдер – руханий байлык катары кызмат кылыш, жалпы эле түрк элдеринин, анын катарында кыргыз элинин да дүйнөтаанымындағы дайыма актуалдуулугуна тайбаган маселелердин бири. Ислам динине чейинки умай эне культу Орхон-Енисей тексттеринде арбын кездешет. Мисалы, Күл-Тегинге арналган таш жазмада: "... Тенир жалгаган учун, өзүмдүн кутум бар учун кандыкка отурдум", – деп баштап, "... Умай энедей каныша энемдин багына иним Күл-Тегин эр атын алды (баатыр наамын) алды", – деген Могилян кагандын сөзүндө каныш энесинин бардык асыл сапаттарын "умай эненин" образына сальштырып, байыркы түрк элдеринин дүйнөтаанымынан орун алган "умай эне" ишеними "ыйык колдоочу" катарында чагылдырылат. Бүгүнкү күндө "умай эне" ишениминин айрым элементтери кыргыз

ырым-жырымдарында колдонулуп, жаш наристелерге байланыштуу көз тийүү, жүрөк түшүү маселелеринде: "... Менин колум эмес, Умай эненин колу", – деген сөз менен башташып колдонулуп келет. Ал эми тотемдик ишенимдерге байланыштуу "Огуз каган" дастанындағы бардык согуштук жүрүштөрүндө жол баштаган көк бөргө жана тенирге (кудай маанисинде) байланыштуу:

"... Тенир буйруп болдум, каганың, будан ары,
Жаа, калкан болсун куралың,
Көк бөргө болсун ураның", –

деп, байыркы адамдардын жаратылыш менен болгон руханий карым-катаышын аныктап турса, "Манас" эпосундагы Манас баатырга тишелелүү "Көк жал" деп айтылган туруктуу эпитетти талдоого алган Р.Кыдырбаева ("Манас" эпосунун генезиси. – Ф.: 1980) "ыйык колдоочу, байыркы "тотем ата" катарында белгиленет. Ал эми фетиштик маселесинде "Манас" эпосундагы "жай таш" маселеси, анимизмге байланыштуу "Эр Төштүк" эпосундагы "жан" маселеси "Коркут ата китебиндеги" "Дока уулу Эр Домрул тууралуу баянында ички маанилилук окшош чагылдырууларга ээ. Жалпы түрк элдерине мұнездүү тенир, умай эне, тотемдик, фетиштик, анимисттик ишенимдер тууралуу Орхон-Енисей таш жазма эстеликтинде, "Огуз каган" дастанында, "Коркут ата китебиндеги", "Эр Төштүк", "Манас" эпосунун структурасында кыйла жолугат. Өзгөчө ислам дини мамлекеттик динге чейин канттип көтөрүлгөндүгү ортот түрк жазма эстеликттеринде жана кыргыз фольклорунда көркөм чагылдырылгандағы кенен мисалга алынды. Кантсе да бүгүнкү мезгилде ислам дини кыргыз элинин турмушунда толук орун алганы менен жогоруда аталаң диний ишенимдердинrudimentтери тигил же бул формада ырым-жырым, ырым-дарым маселелеринде, эмоционалдык сөздөрдө (тилек, алкыш, бата, каргыш) колдонулуп келе жатат.

3.3.5. Орток түрк жазма эстеликттеринде эмоционалдык сөздөрдүн (алкыш, каргыш, бата) айтылыши, мааниси, көркөм функциясы. Кыргыз дүйнөтаанымына мұнездүү "сөз культуунун" мааниси эл турмушун турдүү кырдаалдарында ачылып, оң жана терс таасирлери орток түрк жазма эстеликттеринде (VI-IX к.) жана кыргыз эпикалык поэзиясында көркөм чагылышы, тектештиги байкалат. Орток түрк жазма эстеликттери: Орхон-Енисей таш жазууларындағы, "Коркут ата китебиндеги" жана көене аталаң "Кожожаш", "Жоодарбешим" эпосторундагы кыргыз дүйнөтаанымын толук камтыган "Манас" эпосундагы, эмоционалдык сөздүн күчүн чагылдырган "Курманбек" эпосундагы жана "Карагул ботом" дастанындағы эмоционалдык сөздөр он же терс энергиялык күчү окучууга күчтүү таасир этет. Иште өзгөчө эмоционалдык сөздөр бет келди адамдар тарабынан эмес, эл ичинде, үй-бүлөдө кадыр-баркы бар (ата, аксакал, ақылман, чечен ж.у.с.) адамдар тарабынан айтылып, "сөз культуунун" энергиясы реалдуу турмушта ишке аша тургандыгы каралды. Алардын адамдардын

дүйнөтаанымын калыптандыруудагы дидактикалык жана философиялык милдеттеринин азыркы күндөгү абалына баа берилди. Мисалы: Орхон-Енисей таш жазууларында бата, тилемдердин айрым үлгүлөрү кездешет. Салт боюнча ыр формасында же куюлушкан жорго сез формасында болбосо да, баталык, тилемтик маанидеги көптөген сүйлемдер бар. Мисалы, Күл-Тегинге арналган таш жазууда жалпы түрк элинин өткөн тарыхына кайрылып, Могилян каган (Билге каган):

9. Ақылман каныңдын сезүн албай (укпай), жер сайып (кезип) бардың, көп (көбүн) анда ачтың, арыдың. Андан калғаның жер кезип тириүү өлүүнүн ичинде тентиген элен. Тенири жалгаган үчүн, өзүм (өзүмдүн) кутум бар учун кандыкка отурдум.

10. Кан болуп, жок (жарды) элди мүлктүү кылдым, же бул сезүмдө ката барбы?! Түрк бектери, эли муну эшитиң! [Орхон-Енисей тексттери. – Ф.: Илим, 1982, 47-б.], – деген улуу тилем-насаатын ташка чеккендигине токтолот.

Бирок тилем сөздөрүн айтууда, чын эле реалдуу турмушта кабыл болушуна бет келди эле адамдын эмес, калк кадырына ээ болгон, сезү кия кетпеген ак сакал карыялар, көзүндө калы бар, тилинде мөөрү бар касиеттүү чечендер, сез пири атанган ақындар, ой тубуне чөккөн ақылмандар, көзү ачык даанышман атанган адамдардын тилем айтуусундагы касиетине ишеним артышкан. Бул ойду тастыктаган “Манас” эпосундагы Кошойдун образында көрүүгө болот. Мисалы: “Манас” эпосундагы ақылман Кошойдун Каныкейдин бала көксөгөнүн туюп, тизе бүгүп, алакан жайып, ага кошуулуп калайык калк да алакан жайып турганда:

Тилемти берсе бир Алла,
Туулса мындан бир бала,
Ургаачы болбой эр болсун!
Аюу болбой шер болсун!
Атышканын алсын деп,
Күрөшкөнүн чалсын деп,
Өлөнду жерди өрттөгөн,
Өзүнөн пенде өтпөгөн...
Акыры туулса эркеги,

Аты болсун Семетей! [Орзбаков С. Манас. 2-том. – Ф.: 1979, 214-б.], – деген ак батасын айтууга болот.

Мындей “ак бата” берүү мотиви байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтеринде арбын. Айтсак, “Коркут ата китебиндеги” “Дирсекан уулу Букач туралуу баянында” да балага зар Дирсе хандын окуясында:

“... Ач көрсөң тоюндор!
Жылаңаң көрсөң тондогун!
Борчтууну борчунан күткарғын!
Тоодой эт жыйдыр, келдөй кымыз саадыр!
Улуу той кыл, ажаат тилем!

Балким, бир оозу дубалуунун алкышы менен

Теңир бизге бир жетик уул берер! [Коркут ата китеби. – Б.: 2004, 17-б.], – дейт. Жогоруда “Бир оозу дубалуунун алкышы менен” деген сүйлемдө “Жетинин бири – Кыдыр” деген кыргыз элиндеги түшүнүктүн синоними каторында айтылып, байыркы түрк элдеринин дүйнөтаанымындағы сез культуунун сыйкыр күчүнө ишеним артылгандыгын тастыктап турат.

Эмоционалдык сөздөрдүн каторында “карғыш” сезү да эл турмушунда өзгөчө мааниге ээ. Ишибизде “Огуз каган” дастанында түрк урууларынын (саклаб, кыпчак, кангулук, карлык, ж.б.) атальып калуу окуяларын чагылдырган эпизоддорунда калач уруусунун атальышы Огуз кагандын каардануудагы ички эмоциясына байланыштуу айтылса, “Кожожаш” эпосунда Сур эчкинин карғышына байланыштуу менгэнчинин аскада калышы менен аякталат. Ушундай эле эпизод “Жоодарбешим” эпосунда да чагылдырылып, кайберен Ак жекөнүн карғышынан тогуз жыл эл-жерин көрбей калғандыгы салыштырылып талдоого алынды. Эмоционалдык сөздөрдүн адам коомундагы руханий кызматын танууга болбос. Алкыш, бата сөздөрүндөй эле карғыш сөздөрү да кыргыз элинин дүйнөтаанымынын, дүйнөнү философиялык, дидактикалык жагдайда андап билүүсүнүн, жаратылып менен тыгыз байланышта өнүккөн жашоо-турмуштарынын, руханий жана материалдык маданиятынын үлгүлөрүнүн бир тарабын чагылдырган чыгармалар фольклордо арбын сакталган. Мындей чыгармалардын каторында “Карагул ботом” дастаны да бар. Бул дастанда да кыргыз элинин байыркы мифо-архаикалык түшүнүктөрүнөн кабарлап, бүгүнкү күндүн муундарына дидактикалык, философиялык ой-туюмдарын калыптандыруу кызматында. Дастанда бир кары мерген (варианттарында Ашым, Райым, Тумаш) жолу болбой келе жатып, бадалдын түбүндө чаарчытын терисинен кийим кийип, уктап жаткан жалгыз баласы – Карагулду эликтин чаарчыгы экен деп атып алат. Бирок мергенчи тагдырдын мындей жазасы тегин жеринен эместикин езү боолгоп:

... Кайберенге каршылып,
Кастарым тигип неге аттым.
Карғышы ката болбостон,

Карадым жалгыз сени аттым! [Элдик поэмалар. “Эл адабияты” сериясы. – Б.: 2012, 93-б.] – деп, тотем, сез, умай эне культуна басым кооп, тымызын Кайберен эненин карғышын жан дүйнөсүнөн сезип турат.

Кыргыз фольклорундагы көөнө аталган “Кожожаш”, “Эр Төштүк”, “Жоодарбешим” эпостору, Карагул ботом дастаны мифтик жанрлардын мисалында байыркы адамдардын дүйнөтаанымынын бир кырын гана чагылдырбастан, адамдардын улуулугун, жаратылыштын үстүнөн болгон күчтүүлүгүн аста сыйпаттап келип, сез культуунун таасиринде жаратылып менен дайыма ынтымакта өмүр кечириүү идеологиясы калыптанганын байкайбыз. Мындей мифо-архаикалык эпос, дастандар гана эмес,

күйинки мезгилдин саясий-социалдык турмушунан кабар “Коркут ата китебинде” да сөз культуна байланыштуу алкыш, бата сөздөрү менен бирге эле каргыш сөздөрүнүн күчүн чагылдырган эпизоддор кездешет. Мисалы, “Байбера уул Бамсы Байрак” баянында” Далы Карчарга кудалык сөз шергин билдириүүте Коркут ата келип: “... Тәцирдин буйругу, пайгамбардын көнүлү менен, айдан артык, күндөн көркүү карындашың Банучечекти Бамсы Байракка сурамакка келдим!” – деген максатын билдириет. Бирок Далы Карчар бир кезде атасы Байбижен менен Байбөрүнүн убадаларын жокко чыгарып, Коркут атаны өлтүрмөкке кылыч көтөрүп, кууп жөнөйт. Кууп жетерде Коркут атанын айласы кетип, каары келип, Тәцирге сыйыншып, терс дубасын окуп: “Чапсан, колун курусун!, – деди. Алланын буйругу менен Далы Карчардын колу жогоруда асылуу калды. Коркут ата өз жеринде ыйык эле, тилегени кабылду” [Коркут ата китеби. – Б.: 2004, 46-б.], – деп айтылып, дагы бир ирет Коркут атанын олужа-бакшы, ақын, чечен, ақылман экендиги белгиленет.

Ошондой сөз культуна байланыштуу “Курманбек” эпосунда Тейтбек хан: “... Мага көнешпестен калмакка чабуул салат, менин айтканыма болбой, өзү билип катын алат, өзүмдүн керегим тийбестен, Телтору атымдын кереги тийиптириб, мен ага бере албайм”, – деп:

...Ак баямдан жер бөлдү,
Ажыратып эл бөлдү,
Анык балам деп жүрсөм,
Арам санаа төрөлдү,
Андай ата безерден

Тириүүде жүзүм көрөмбү! [Курманбек. “Эл адабияты” сериясы. – Б.: 1998, 163-б.], – деген каргышы кыя кетпей, окуянын аягында Телтору аттын жана колдогон кырк жигитинин жоктугунан Курманбек өлүм табат.

Үчүнчү бап буюнча корутунду. Бул бапта ортоқ түрк жазма эстеликтинин (VI – IX к.) жана кыргыз фольклорундагы дүйнөтаанымдык маселелердин жалпылыгы каралып, дүйнөтаанымдын табияты, максаты, милдеттерине карата теориялык аныктамалар берилди. VI–IX кылымдар аралыгында оозеки адабият менен жазма адабият параллель өнүгүүде болгондугу жана элдик сыңдын таасирлери тууралуу окумуштуулардын ой-пикирлерине басым коюлуп, оозеки адабият менен жазма адабияттын карым-катышы каралды. Бул багытта ортоқ түрк жазма эстеликтине таандык (VI – IX к.) Саймалуу-Таш сүрөт жазма эстелиги, Орхон-Енисей таш жазма эстеликтери, “Огуз каган” дастаны, “Коркут ата китебинин” дүйнөтаанымдык баалуулуктары менен кыргыз фольклорунун эпикалык поэзиясынын, үлгүлөрү “Манас”, “Кожожаш”, “Эр Төштүк”, “Жоодарбешим”, “Курманбек” эпостору жана “Карагул ботом” дастанынын мисалында дүйнөтаанымдык окшоштуктары адабий талдоого алынды.

Негизинен ортоқ түрк жазма эстеликтинеги (VI–IX к.) жана кыргыз фольклорундагы (эпикалык поэзиянын мисалында) мифологиялык мотив-

дердин, персонаждардын, диний түшүнүктөрдүн жана салттуу мотивдердин, эмоционалдык сөздөрдүн кайталанып берилишиндеги маанилик жалпы окшоштуктар ата-бабаларбызындын эс тутумундагы дүйнөтаанымдык маселелери улам күйинки муундарга мезгилдин саясий-социалдык абалдарына карата алымча-кошумчаланып, дидактикалык, философиялык кызматтагы жандуу процесс экендиги ырасталды. Ортоқ түрк жазма эстеликтине тиешелүү Саймалуу-Таш сүрөт-жазмасында, Орхон-Енисей таш жазууларда, “Огуз каган” дастанында, “Коркут ата китебинде” чагылдырылган көркөм идеялык ойлор кыргыз эпикалык поэзиясында да орун алгандыгы такталып, дүйнөтаанымдык маселелер эзелтен үндөш, тамырлаш экендиги тастыкталды. Ортоқ түрк жазма (VI–IX к) эстеликтинеги дүйнөтаанымдын спецификалык өзгөчөлүктөрүн түзүп турган мифологиялык мотив, персонаж, аян түш, кайып дүйнө, дубананын образы жана ролу, каада-салт, диний түшүнүктөр сыйктуу маселелер кыргыз фольклорунда да салттуулукка ээ экендиги аныкталды. Ортоқ түрк жазма эпикалык жана эпитафиялык мазмундагы эстеликтинде орун алган эмоционалдык сөздөрдүн (карғыш, алкыш, бата) дүйнөтаанымдык функциясы кыргыз фольклорунда да бирдей философиялык жана дидактикалык милдетти аткарғандыгы да иште кецири мисалдар менен талдоого алынды.

Төргүнчү бап. “Байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтинеги (X–XII к.) дүйнөтаанымдык маселелердин кыргыз эл ақындар поэзиясында трансформацияланышы” деп атальп, уч бөлүмдөн турат. Бул мезгилдин тарыхына кайрылганда, ислам дини мамлекеттик динге айланып, X–XII кылымдардагы адабият менен маданияттын өнүгүүсүнө өз таасирин тийгизген. Ортоқ түрк жазмасынын өз мезгилинде мерчемдүү орду болгону менен ислам дининин келиши менен колдонуудан сүрүлүп, “Ыйык Курандын” тилине басым коюлуп, араб маданияттынын таасиринде калышкандыгына кайрылдык. Бирок мынданай саясий жагдайга карабастан, түрк элинин патриот аалымдарынын ортоқ түрк тилинин араб тилинен эч кем эместикин, тарыхый тамыры тереңге кеткен улуу тил экендигин ырастаого жана кайрадан жандандырууга активдүү ишке өтүшет. Мисалы, изилдөөбүздүн дүйнөтаанымдык маселелерине адабий талдоо жүргүзүүдө Кул Кожо Ахмед Яссавинин “Ырлар жыйнагы”, Жусуп Баласагындын “Күт алчу билим” дастаны Махмуд Кашкари-Барсқонинин “Түрк сөздөр жыйнагы” сөздүгү, Ахмед Югнекинин “Акыйкат тартуу” чыгармаларынан байкай алдык.

4.1. “Ортоқ түрк жазма эстеликтинеги (X–XII к.) диний-мистикалык көз караштардын кыргыз эл ақындар чыгармачылыгына тийгизген таасирлери”. Мында ортоқ түрк жазма эстеликтинеги (X–XII к.) диний-мистикалык көз караштардын кыргыз эл ақындар чыгармачылыгына тийгизген таасирлери каралып, кыргыз элинин ислам дининин канчалык деңгээлде кабыл алуулары тууралуу окумуштуулардын ой-пикирлери эске алынды. Жазгыч ақындар менен төкмө ақындардын

ислам философиясын таануудагы айырмачылыктарга ээ дүйнөтаанымдык маселелери бүгүнкү мезгилде да актуалдуулугун жоготпуду. Суфизм ағымынын таасирлери түрк дүйнөсүнө қандайча тарагандыгы жана таасири тууралуу токтолуунун максаты белгиленип, ислам динин кабыл алууда бийлик башындағылар менен карапайым элдин ортосунда чоң айырмачылыктардын жарапыш себептери каралды. “Курандын” ички маанисин чечмелөөдө, карапайым элге жеткириүүдө түрдүү диний ағымдар пайда болот. Орто Азияда суфизм ағымы активдүү өнүгүп, адабият менен маданиятка өз таасирин тийгизген. Бул ағым түрк дүйнөсүндө Кул Кожо Ахмед Яссавинин аты менен белгилүү болгондугу жана анын чыгармаларынын маанисинин эл ичиндеги таасирлери адабий талдоого алынды жана суфизм ағымынын таасирлерин қылымдаш ақындардын чыгармаларынан да байкалат. Өзгөчө жазғыч ақындарга Кул Кожо Ахмед Яссавинин диний-мистикалык маанидеги насаат ырларына мүнөздүү риторикалык суроо ыкмасы таасирдүү болгон. Мисалы:

Мункар, Накир “Рабиң ким? – деп суроо салат,

Бул дүйнөнүн илими эч эсте калбайт.

Оо, капырай, ибадатсыз эмне қылат,

Жан-дил менен Акка зикир айткын, достор [Насаат китеби. –

Б.: 2015, 59-б.], – деп айтылса, ушундай эле суроо Женижоктун Эсенаман менен болгон айтышында:

Жанкүр-нүнкүр периште,

Жетимиш батман күрсү алып,

Жаныңа басып келбейбі.

Рабиң кимдер? – дегенде,

Келмеге тилин келбесе,

Күрсү менен бир кооп,

Сазайынды бербейби [Ырлар, айтыштар. – Б.: 2006, 265-б.],

– деп берилет. Мындаидын орткы түрк жана қыргыз поэзиясынын өкүлдөрүнөн да кездеше тургандыгына токтолдук. Жогоруда молдо ақындардын же жазғыч ақындардын чыгармачылыгы ислам тарыхына гана байланыштуу болбостон, күн чыгыш ақындарынын, орткы түрк ақындарынын диний-мистикалык ырларынын таасирлери байкалат. Түрк дүйнөсүндө суфизм ағымы Кул Кожо Ахмед Яссавинин аты менен белгилүү болгондугу жана ырларынын эл ичиндеги таасирлери адабий талдоого алынды.

Аалым ақындардын бири – Жусуп Баласагын. “Кут алчу билим” дастанында сопчуулуктун айрым терс көрүнүштөрүн Өткүрмүштүн образы аркылуу ачып берет. Дастандагы төрт каармандын бири – Өткүрмүш эл-жерден безип, четтеп, ар бир пенденин тагдырына жазылган жашоо түйшүгүн кабыл албагандыгы баяндалат. Анткени “Куттуу билим” дастанындағы сопчуулук өмүрдү кечирген Өткүрмүштүн:

“Кудайым күнөөсү үчүн адамдарга,

Бул дүйнөнү айланткан түнөк жайга” [Куттуу билим. – М.: Ник, 1999, 287-б.], – деген ыр сабында Адам ата менен Обо эненин мифологиялык тарыхы жатат. Демек, түрк дүйнөсүндөгү думана, дервиш, календер деген атальштагы аалымдар “Жалгыз Кудайдын” улуулугуна жана адамдардын жаралыш тарыхына байланыштуу диний окуулар, икәялар менен кенен тааныш болгон аалымдар экендигин тастыктап турат. Суфизм философиясында “өзү үчүн” деген түшүнүк жок. Баардыгы “Улуу Кудай үчүн” деп башталат. Дал ушул ойдун учугун улаган жагдай “Кут алчу билим” дастанындағы Өткүрмүштүн дүйнөтаанымынан да орун алган.

Суфизм ағымынын таасирилери қыргыз эл ақындар чыгармачылыгында да байкалат. Мисалы, “олуя” атыккан ақындарбызыздын бири – Калыгул Бай уулунун [Акылман Калыгул. – Б.: Шам, 2002, 83-б.], Молдо Кылыштын [Молдо Кылыш. – Б.: Туар, 2017, 133-б.] чыгармаларында бул дүйнөнүн убактылуу экендиги, бул дүйнөдөгү материалдык байлыкка карата кубаныч ақылсыздарга гана тиешелүү экендиги тауралуу ойлору суфий философиясына үндөшүп турат. Ақындар али мусулманчылыктын жолдорун билбеген карапайым элди молдолор каалагандай өз кызыкчылыгына пайдаланып, айрым учурларда дин маселеси бийлик башындағылардын саясий куралына айланган учурларын да байкаган. Молдо Кылыштын буга чейинки Кудайтаануу жолу башка өңүткө бурулгандыгын, тактап айтканда, суфийлердин Кудайтаануу жолдорунун сырларын өздөштүрүүгө багыт алгандыгы, молдолорду сынга алгандыгы:

Напси бузук молдолор

Ач тайгандай жойлоду.

Кайда өлүм болсо да,

Андыгынын койбоду... [Молдо Кылыш. Казалдар. – Ф.: Адабият, 1991, 154-б.], – деген сыйктуу ойлору мисалга тартылды.

Молдо ақындардын орткы түрк жана күн чыгыш ақындарынын чыгармалары менен тааныш болушу жана таасирдениши жеке чыгармачылыгында иштелип чыккандыгы Нурмалдонун чыгармачылык өнерканасынан да байкалды. Өзгөчө тиги дүйнө – бул дүйнө жана бейиш менен тозоктун табиятын ачып берүүде ыктуу пайдалана алган. Мисалы, “Адам атага” арналган икәясында Адам ата менен Обо эненин жаралышынан баштап, алардын жашаган жери бейишти сүрөттөп келип, ақыры алардын шайтандын азгыры менен Ала Таала тыйуу салган жемишин жешип, күнөөгө батышып, бейиштен куулгандыгына чейин сүрөттөлөт [Тиллебаев С. Унтулган адабият. – Б.: Бийиктик, 2006, 42-б]. Ал эми Молдо Нияздын дүйнөтаанымындағы диний-мистикалык көз карашынын калыптанышында чыгыш аалымдарынын зор таасири анын чыгармачылыгында ачык чагылдырылган. Мисалы, бул дүйнө-тиги дүйнө түшүнүгүнө арналган [Молдо Нияз. Санат дигарсттар. – Б.: Учкун, 1993, 25-б]. Молдо (жазғыч) ақындардын чыгармаларында жогорудагыдай пайгамбарлар тарыхынын камтылышы, тиги дүйнө, бул дүйнө, бейиш менен тозок тауралуу көз ка-

раштарынын чагылдырылышинда күн чыгыш адабиятынын өкүлдөрүнүн таасири зор болсо да, төмөлүк өнөрдүн улуттук кыртышта өнүккөн бай тажрыйбасы эске алынды.

Кийинки Токтогулдуң заманында элдин диний көз караштарынын калыптанышына ақындарга караганда, карапайым эл үчүн “олуялык” образга айланып альшкан эшen, калпа, кожо атальышындагы диний молдодордун реалдуулуктан алыстаган таасирлери күчтүү болгондуктан, ақындар менен диний молдодордун ортосунда дайыма келишпестик келип чыккандыгына басым коюлду. Эл ичинде Кул Кожо Ахмед Яссавинин эл аралап кеткен:

“Үйүм-үйүм дейсин,
Үйүн талаа чырпыгы.
Малым-малым дейсин,
Малың талаа чымчыгы”, –

деген ыр саптарынын тарыхы менен ақындардын кабардар экендиги калалды. Мисалы, Токтогулдуң “Үйчүлүк” (жердин аты) деген ырында:

Алланын жөнүн билалбай,
Ак сезге тили келалбай,
Кожо Акматтын астында
Кылыштан кыйма тез болсо,
Мухаммеддин кашында,
Алдан алаган аттарын,

Кайтып берет деп уккам... [Токтогул. 1-том. –Ф.: 1968, 51-б.], –деп айтылат. Мындаи мисалдар эл ақындарынын Кул Кожо Ахмед Яссавинин сопчуулук окуулары менен аздыр-көптур тааныштыгы бар экендигин ырастайт. Бирок тактоого зарыл болгон эки жагдайды да эске алуу керек. Бириңчиси Токтогулдуң заманында атеизимдин күч алгандыгы болсо, экинчиси жыйноочу, изилдөөчүлөр, түзүүчүлөр тарабынан эртеңки коомдун муундарын тарбиялоодо атеисттик көз караштын нугуна ыла-йыкташып иш жүргүзгөндүктөрүнүн табигый шарттары бар. Негизинен X – XII кылымдар аралыгындагы ислам идеологиясынын адабият менен маданиятка, элдин саясий-социалдык абалдарына тийгизген таасирлери, суфий ағымынын байыркы генезиси жана ақындарга тийгизген таасирлериңе карата тыянактар чыгарылып, Калыгул Бай уулунун, Молдо Кылыштын, Женижоктун, Молдо Нияздын, Нурмолдонун чыгармаларынын мисалында параллель салыштырылды.

4.2. “Ортук түрк жазма эстеликтеринде (Х–ХII к.) жана кыргыз эл ақындар поэзиясындагы “замана” темасынын чагылдырылыши” деп аталган белүмдө “заман” темасындагы ойлор жеке адамдын жашоосунан тарта коомдук маанидеги көрүнүштөрдүн бириңен экендиги белгилендиди. “Замана” темасынын тубөлүктүү темалардан экендигин далилдеген ойлор байыркы “Инжилде”, “Куранда”, “Махабхаратта”, “Авестатада” чагылдыргандыгын мисалга тартуу менен ортук түрк жазма эстеликтеринде (Х–ХII к.) да мүнөздүү экендиги Кул Кожо Ахмед Яссавинин, Жусуп Баласагындын чыгармаларынын мисалынан байкалды. Кул Кожо Ахмед Яссавинин ырларында “акыр замандын” белгилери катары мусулманчылыктын беш парзын (намаз окуу, орозо кармоо, зекет, садага берүү, ажыга баруу) тутпаган адамдардын образында белгиленет. Ошондой эле “акыр заман” белгиси катарында бийлик башында гылардын ыймандан ажырап, карапайым элге жасаган терс мамилелеринен да көрөт. Ақындын ыр саптарындагы мындай трагедиялуу көрүнүштөр аттый ойлонуп табылган эмес, алар адам коомуна мүнөздүү болуп, кыргын-согуштарда, басым алууларда, адилемсиздик замандарда кайталана берүүчү элдин тагдыры.

Кул Кожо Ахмеддин ыр саптарындагы “акыр заман” тууралуу ойло-ру Жусуп Баласагындын “Кут алчу билим” дастанында тереңдетилип бөрилет. Бирок бул кайталоо дегендик эмес. Бул ақындын дүйнөтаанымы прогрессивлүүлүгү менен айырмаланып, адамдардын улуулугун реалдуу турмуш тажрыйбаларынан көрүп, диний-мистикалык көз караштарды түз кабыл алуудан алыс. Жер үстүндөгү жашоонун ээси адамдар экендигин туюнтуп, заманындагы терс көрүнүштөрүнүн себептерин адамдардын өз-дөрүнөн издеө салгандыгы “замана” тууралуу ойлорунда көркөм чагылдырылат.

“Иттерге башчы болсо, баатыр арстан,
Иттер да арстан болот, андан ашкан.
Арстандарга ит башчы болор замат,
Арстандар да итке айланат арсындашкан!

[Куттуу билим. Ник, М.: 1999, 184-б.] – деп, элдин бузулушуна тикеден тиек бийлик башында гылардын тиешеси бар экендигине басым көт. Кайсы заман болсо да адам канын бузуучу – ичкилик темасына кайра-кайра кайрылат. Адамдардын өзү үчүн тааг алган душмандары – тилин тыя албагандыгы, ушак айттай коё албагандыгы болсо, булардан да коркунчутурак ичкилик экендигин белилеп: “... Белгилүү анын арты: “тируү өлүк” (72-б.), – деп айткандыгы, бүгүнкү мезгилде да дидактикалык маанигээ ээ экендиги белгиленди.

Ал эми “замана” темасы кыргыз эл ақындар чыгармачылыгында коомдун саясий-социалдык аблына карата өнүгүштө болгон. Мисалы, Калыгүлдин “Акыр заманында” акыр замандын келишин:

Бириңчи доордо: Чачы сары, көзү көк, Уңкул түмшук орус келет,
Экинчи доордо: Жол боюнда орноткон жыгач, Мамы болот дейт,
Үчүнчү доордо: Заман оңолот, Пейил жоголот... .

[Кол жазмалар фонду. КРУИА . Инв. №802.], деп уч доор менен белгилесе,

Арстанбек “дечү эле” деген ыкманы колдонуп, “Акыр замандагы” ойлорду улантуу менен маанисинг кеңейтип, толуктап өнүктүрүп, поэтикалык формага түшүргөн” [Кебекова Б. Залкар ақындар. – Б.: Шам, 2006, 161-б.], – деп белгиленет. Бирок Арстанбектин замана тууралуу ырларында турмуштук негиздерге таянуу айырмачылыгы бар. “Замана” темасы

поэмага тете иштелген Молдо Кылыштын “Зар заман” чыгармасынын мазмунунда коом мүчөлөрүнүн этикасын, рухун, ички жана тышкы саясий-социалдык абалдарды толук камтыйт. Акындын “Зар заман” чыгармасынын мазмуну элдин ал-ахыбалы, колониялык бийлик, бий-болуштардын сурагы, ошол заман жана ёткөн заман, замандын адамдарынын сипаты, тиричилик жана кулк –мүнөз жөнүндөгү ыр саптар түзөт. Жогорудагы Калыгулдуң жана Арстанбектин “замана” ырларын улап, анда айтылбай калган көрүнүштөрдү толукта, орустардын кыргыз турмушуна тийгизген таасирлерин ийне-жибине чейин айткандыгы мисалга алынды.

Ошондой элэ акындар чыгармачылыгында “замана” темасынын мазмунуна тиги же бул жагынан үндөш “Дүнүйө” жана “Жокчулук” деген атальштагы ырларды да атоого болот. Мындай ырлар Женижок, Токтогул, Барпы, Калык ж.б. акындардын чыгармачылыгында жолугат. Кыргыз адабиятында жаңы заманды чагылдырган ырлар Улуу Октябрь Социалистик революциясынан кийинки коомду, коммунисттик партиянын башында турган В.И.Ленинге арналган. Буга Токтогулдуң “Кандай аял тууду экен, Лениндей уулду” деген ырынан башталып, Барпы, Калык, Тоголок Молдо ж.б. кийинки акындардын чыгармаларында “Октябрь” жана “Ленин” темасы салттуу көрүнүшкө айланып, жаңы “замана” ырларын жаратып, адабий процессте түбөлүктүү темалардын бирине айланган. Бул тема бүгүнкү күндө да дүйнөтаанымдык өз кызматында.

4.3. “Орткө түрк жазма эстеликтеринде (Х–ХII к.) философиялык жана дидактикалык ойлордун кыргыз эл акындар поэзиясында берилиши” бөлүмүндө орткө түрк жазма эстеликтеринде (Х–ХII к.) философиялык жана дидактикалык ойлордун эл акындар чыгармачылыгында берилиш маселеси каралып, ишибизде алды менен философиялык жана дидактикалык терминдеринин ички маани-маңзызы илимий-теориялык негизде чечмеленди. Бул теманы иликтөөдө Кул Кожо Ахмед Яссавинин ырларындағы философиялык жана дидактикалык маанилери кыргыз эл акындарын чыгармаларында да кездеше тургандыгы каралды. Мисалы, Кул Кожо Ахмед Яссавинин “Насаат китебинде”:

Билип ал анык, бул дүйнө калат баарынан,
Мал-мүлкүң кетет, сен ашык көргөн жанындан.
Ойлонуп көрчү, каякка кетти ата-энен,

Артынан жетпей, чуркаган тулпар бат эле... (23-б.),— деген саптарындағы адамдар үчүн бул жашоо убактылуу экендигин дагы бир ирет тастыктап, түбөлүккө эч ким калбай тургандыгын белгиленип, суфийлердин философиялык көз караштарына басым коюлду. Ал эми Жусуп Баласагындын “Кут алчу билим” дастанындағы философиялык, дидактикалык ойлорду камтыйган макал жана учкул сөздөр кыргыз эл акындарынын насыят, санат-терме ырларында да кездешкенине токтолуп, “Кут алчу билим” дастанындағы “Илим көккө чыгарат”, “Орунду сөз акыл-эстен от алат, орунсуз сөз ийининден баш алат”, “Ачуу душман, акыл дос”, “Кары

сезүн капка сал”, “Кара баштын кас душманы кызыл тил”, “Ойлоп сүйлө сөзүндө айта турган” ж.б.у. сыйктуу кыйла баалуу ой-туюмдар ар кырынан ачылып берилди. “Кут алчу билим” дастанындағы көөнө философиялык ойлордун учугу кыргыз эл акындарынын чыгармачылыгында уланган салттуу көрүнүш экендиги аныкталды.

Ал Адіб Акмат Жүгнекинин “Акыйкат тартуу” (“Хибат ал-хакаик”) чыгармасындағы адам коомуна карата айтылган философиялык ой-толгоолору «Акыйкат тартуу» чыгармасынын бүтүндөй мазмунун түзүп тургандыгы мисалга тартылып, Билимдин пайдасы менен наадандыктын зыны тууралуу;

Дүйнөнүн бир орунда турбаган, өзгөрүлмөлүү экендиги тууралуу; Жоомарттык менен сараптык тууралуу; Тилди тыыйып жүрүү – адептүүлүктүн шарты тууралуу; Тил тууралуу; Жакшы мүнөз, жагымсыз кылыш тууралуу; Кайрымдуулук, каниет тууралуу бөлүмдөрүне талдоо жүргүзүлдү.

Кыргыз дүйнөтаанымына таандык дидактикалык мазмунду камтыйган Махмуд Кашкари-Барсканинин “Түрк сөздөр жыйнагында” учкул сөздөр, макалдар, табышмактар, үгүт ырлары, лирикалыш ырлар, айтыш ырлары жана чакан дастандын үлгүлөрү, санжыра, легендалар өз мезгилине ылайык философиялык жана дидактикалык ой жүгүртүүлөргө бай экендиги белгиленди. “Түрк сөздөр жыйнагындағы” макал, ылакаптар мезгилдин өтүшү менен өтө сейрек айтылып, же башка сөз менен алмашылып, же архаизмге айланып кетишинен улам кыргыз фольклорундагы макал, ылакаптар менен сөзмө-сөз дал келбесе да, маанилик жагынан алыстабагандыгы талдоого алынды. Айтсак, эмгекке байланыштуу “Эмгекчилдин эрди майлуу, эринчектин башы кандуу”, “Эмгек ээн калбас же талаада калбас”, “Эрдемсизден кут кетет, жалкоодон кут безет”, “Жашта берсин мээнетти, карыганды берсин дөөлөттү” ж.б. Аталган макалдарга маанилеш ойлор кыргыз эл акындар чыгармачылыгындағы насыят, санат-терме ырларынан арбын жолугат. Женижоктун:

Ак мээнеттин пайдасы,

Акыры барып ирдентет [Ырлар, айтыштар. –Б.: 215, 136-б.],
– деп берилсе, Токтогулун:

Дениц соодо эринбей,

Бекерликке берилбей [Токтогул. 1-том. –Ф.: 1968, 74-б.],— деген насытында кыргыз эл акындарынын курулай чакырыктын ордуна учкул, макал, ылакап, табышмактап сүйлөө мүнөздүү көрүнүш экендигин билдирип турат. “Түрк сөздөр жыйнагындағы” макал-ылакаптар тематикалык жагынан ар түрдүү. Турмуштагы болуп ёткөн окуялардан улам адамдын ан-сезиминде жааралган чындыктын натыйжасын жана бийликтеке карата элдин көз карашын чагылдырган макалдар арбын. Мисалы: «Эки кочкордун башы бир казанда кайнабас», «Эки канжар бир кынга сыйбас», «Эл эгеси бирөө болсо, эл түзөлөт, экөө болсо эл бузулат», «Эки буура кармашса, ортодо кара чымын кырылат» макалынын элдин кыйналган оор

тагдырларына байланыштуу жаралышын билдирет. Бийликке карата элдин дүйнөтаанымдык көз карашын чагылдырган «эл калды төрү калмас» макалынын мааниси кыргыз элинде айтылып жүргөн «бетеге кетет бел калат, бектер кетет эл калат» макалындагы же Женижоктун:

“Кандар етөт калк калат,

Кадырлаган салт калат (171-б.], – деген санат ырындагы дидактикалык ойго төп келет. Ошондой эле кыргыз элине мүнөздүү “кудайы конок күтүү” маселеси Махмуд Кашкаринин “Сөздүгүндө” да камтылып:

Келсе киши нур жүзүнө күл чачпагын,

Ызаат менен күткүн, ага кылгын жакшылык,—
деген ыр саптары да бар. Ушул эле ойду Арстанбектин насыят ырларында:

Конок келсе сүйбөгөн, Күңгүрөнүп сүйлөгөн [Арстанбек. –Б.: 1994, 85-б.], – деп, сарап адамдын образын ачып берүүде терендетилген. Бул кыргыз элине таандык пейил. Конокко өзгөче мамиле жасоо, «үйүнде жылан сойлоп кирсе дагы ак чачып чыгаруу керек» дегени кыргыздардын кулк-мүнөзү, пейили ачык экендигин далилдейт. Өз кезегинде ақындар фольклорду үйрөнүп, өздөштүрүп, өнүктүрүп, андагы дидактикалык жана философиялык ойлорго сүнгүп, поэзиясында камтып, ар ақын өз стилинде үн салгандыгы аныкталып, кыргыз эл ақындары Калыгулдун, Арстанбектин, Женижоктун, Токтогулдун, Барпынын ырлары мисалга тартылды. Салыштыруулардын жыйынтыгында ақындардын ырларындағы философиялык, дидактикалык көз караштарда байыркы түрк элдерине мүнөздүү дүйнөтаанымдык жалпылыктары байкалып, фольклордун таасирлеринин баалуулуктары сакталғанды белгиленді.

Төртүнчү бап боюнча корутунду. Орток түрк жазма эстеликтериндеги (Х–XII к.) дүйнөтаанымдык идеялардын кыргыз эл ақындар поэзиясында көркөм трансформацияланыш маселелери комплекстүү талдоого алынды. Ошондой эле Х–XII кылымдардагы тарыхый мезгилдерге көнүл бурулуп, Каражандар мамлекетинин адабият менен маданиятка тийгизген он жана терс таасирлери талданды. Негизинен, адабият менен маданияттагы туруктуу адабий салттуулук иштелип чыгып, ислам идеологиясынын таасириндеги көркөм чыгармалардын жаралышы белгиленді. Араб тилинин, маданиятынын оң таасирлери менен бирдикте, түрк аалымдарынын эне тилинде түрк маданиятын жана адабиятын калыптандыруудагы аракеттери бааланып, Кул Кожо Ахмед Яссавинин, Жусуп Баласагындын, Ахмед Югнекинин, Махмуд Кашкаринин мурастары мисалга алынды. Жогорудагы ақындардын кыргыз эл ақындар чыгармачылыгына тийгизген таасирлери мисалдар менен берилди. Ақындардын чыгармаларындағы жана фольклордогу философиялык жана дидактикалык маанилердин туруктуу үн алышып турушу, аттүгүл, эл алдында, коом алдында кийинки муундарды тарбиялоодо фольклорго кайра-кайра кайрылуу ақындардын милдетинен, ал тургай “мектебинен” болгондугу такталды. Ақындар фольклордогу көркөм идеялардан эртеңки күнгө багыт алып, үйрөнүп,

өздөштүрүп, мезгилдин идеологиялык багытына ылайык алымча-кошумчаланган вариантынын иштеп чыгып, бирок өзөктөгү элдин байыркы дүйнөтаанымынан кабар берген философиялык, дидактикалык максаттарын да эстен чыгарышлагандыгы тастыкталды.

ЖАЛПЫ КОРУТУНДУ

Байыркы адабий мурастардын табиятына кайрылганда, алгач эл оозунда (айрымдары) айтылып, жазылып, көчүрүлүп, сакталып келүүсүн М.И.Стеблин-Каменскийдин төмөндөгүдөй пикири менен бышыктоого болот. “... Историческое развитие в литературе, как и в искусстве и в духовной жизни вообще, неизбежно подразумевает не только, приобретения, но и потери. В частности, прогресс в средствах выражения в литературе может сопровождаться регрессом в её содержательности. Те духовные ценности которые были утрачены человечеством в его развитии, могут сохраняться навеки в древних литературных произведениях. Если это не так, то есть ли смысл в истории литературы? Однако доказать, что это действительно так, могут только конкретные исследования древних литературных произведений с точки зрения выраженных представлений” [Мир Саги. Становление литературы. – Л.:1984. – С.20]. Жогоруда белгиленгендөй, орток түрк жазма эстеликтеринин (VI–XII к.) жаралыш тарыхын, мезгилини, саясий-социалдык жагдайларын изилдөөгө алганда, жалпы түрк элдеринин тубу барып, бир журт, бир мамлекет, бир маданият, бир тилге такалып: “Түбү бир элбиз же бир атанаын балдарыбыз”, – деген сөздүн тарыхый мааниси ачылды; Орток түрк жазма эстеликтери деп атоого негиз болгон тыянактар белгиленип, негизги критерийлер: территориялык, тарыхый, саясий, социалдык, дүйнөтаанымдык, тилдик, ж.б. жалпылыктары аныкталып, жалпы түрк элдерине мүнөздүү дүйнөтааным маселелеринин теориялык негиздери такталды;

Изилдөөнүн адабий материалдары болгон жазма эстеликтер: Саймалуу-Таш сүрөт жазма эстелиги, Орхон-Енисей таш жазма эстеликтери, “Огуз каган” дастаны, “Коркут ата китеби”, Кул Кожо Ахмед Яссавинин “Насаат китеби”, Жусуп Баласагындын “Күт алчу билим” дастаны, Ахмед Югнекинин “Акыйкат тартуу” чыгармасы, Махмуд Кашкари-Барсканин “Түрк сөздөр жыйнагы” сөздүгү жалпы түрк элдерине тиешелүү болуп, орток түрк (VI–XII к.) жазма эстеликтери деп каралып, аталган чыгармалардагы дүйнөтаанымдык маселелер кыргыз дүйнөтаанымына дал келишинде тарыхый реалдуулук бар экендиги илимий, тарыхый булактарга таянуу менен аныкталды;

Байыркы орток түрк жазма эстеликтердин (VI–XII к.) калыптануу процессинде негизги факты – алыссы жакынкы текстеш элдердин дүйнөтаанымдык таасирлери белгиленип, окшоштуктары, айырмачылыктары салыштырма-тарыхый, салыштырма-типологиялык, типологиялык-

жетекшіліктердің жетекші адуу арқылуу талдоого алынып, иштін ме-

тілдегі мәселеңдердің көзіндеңгелік мазмунун түзгөн кыргыз дүйнө-
есистемасының эстетикалық генезиси фольклордук эстетикада
басым коюоду. VI-IX кылымдар аралығындагы ортоқ
естеликтеги Саймалуу-Таш сүрөт жазма эстелиги, Орхон-Ени-
се жазма эстелиги, "Огуз каган" дастаны, "Коркут ата китебинин"
дүйнөтаанымдық маселелер кыргыз фольклорунда кандай
жетекшіліктердің эпикалық поззиянын ("Манас", "Эр Тештүк",
"Чолпон", "Курманбек", "Карагут ботом") мисалында
шығарылған. Башта чыгармалардагы мифологиялық мотивдер, пер-
сонаждар, аял түштүр, кайыш дүйнө, думананың мифологиялық образы,
дүйнөнин көзіндеңгелік улуттук каада-салттар, эмоционалдық сездерге сини-
тизм, эстетикалық жана дидактикалық ойлорго параллель салышты-
рууда, түрк түркүү, алардың дүйнөтаанымдық функциялары аныкталды;

Дидактикалық иштіл жыбынтыктоочу белгүмүнде ортоқ түрк жазма
эстеликтеги (VI-XII к.) дүйнөтаанымдық көркөм идеялардың кыргыз
фольклордагы поззиясында трансформацияланыш маселелери иликтеөгө
алынды. Шебінде диний-мистикалық көз караштар, заман темасы, фило-
софиялық жана дидактикалық ой-толгоолор Кул Кожо Ахмед Яссавинин,
Ахмет Ютнекинин, Ахмед Ютнекинин, Махмуд Кашикинин мұрастары
тәржемаланынып, кыргыз әз акындар (Калыгул Бай уulu, Арстанбек,
Жекеев, Маддо Қылыш, Молодо Нияз, Токтогул, Барпы) чыгармачылы-
гынын түшінген таасирлері мисалдар менен салыштырылып, андагы көр-
көм идеялардың кайталанышы белгиленді;

Акындардың ырларындағы философиялық, дидактикалық көз караш-
тарында байыркы түрк элдерине мүнездүү дүйнөтаанымдық жалпылык-
тарындағы, фольклордун таасирлеринин баалуулуктары белгиленип,
жалпылыктың қытамалары менен фольклордук чыгармалардың ортосунда-
ғынан түрк жазма эстеликтеги таңбылардың табиғатынан да анын анында
анында. Аңткени акындардың чыгармаларындағы жана фольк-
лордук философиялық жана дидактикалық маанилердин туруктуу үн-
дерине түрк түркүү, әз алдында, коом алдында кийинки мүүндарды
түрк жазма фольклордук кайра-кайра кайрылуу акындардың мілдетинен,
түрк жазма "мектебинен" болгондугу айтылды;

Жыбынтыктың замендердегі натыйжалар чыгарылды:

1. 1-шіншіндеңгелік жетекшіліктердің тарыхын кыргыз элинин байыркы тарыхы, мадания-
ттык мәдениеттің тарыхынан анында.

2. 2-шіншіндеңгелік жетекшіліктердің изилдеөнүн зөвөнүштегінде орус
жазма жазма тарыхынан тарыхынан изилдеөлөрүндеги жалпылык, конкрет-

түүлүк, реалдуулук, болжолдуу пикирлерге бүгүнкү мезгилдин көз кара-
шында объективдүү баа берилди;

3. Кыргыз адабият таануусунда ортоқ түрк жазма эстеликтеги (VI-
XII к.) изилдөөнүн абалы жана деңгээли системалуу иликтеөгө алынып,
али да илимий изилдөө иштери жетишсиз экендиги аныкталды;

4. Кыргыз адабият таануусунда ортоқ түрк жазма эстеликтеги (VI-
XII к.) изилдөө иштери бүгүнкү күндүн актууалдуу маселелеринен экен-
дигине басым коюп, бүгүнкү күндө турду темадагы изилдөөлөрдү жүргү-
зүү;

5. Ортоқ түрк жазма эстеликтеги (VI-XII к.) табиятындағы көркөм
эстетикалық баалуулуктардың адам коому үчүн бүгүн да дүйнөтаанымдык
кызматы зор.

6. Байыркы ортоқ түрк жазма эстеликтеги "поэтикалық жазма эсте-
ликтеги" деңгээлинде баа берип, жазма адабиятыбыздын алгачкы эстелик-
тери катарында тарыхын жазуу зарылдыгы бар;

7.1. Ортоқ түрк жазма эстеликтеги (VI-IX к.) көркөм идеялых
негиздер кыргыз фольклорнадагы улуттук идеологиянын башаты экендиги
аныкталып, Саймалуу-Таш сүрөт жазма эстелиги, Орхон-Енесей таш-
жазма эстелиги, "Огуз каган" дастаны, "Коркут ата китебинеги" көркөм
идеялых маселелер кыргыз фольклору менен үндөштүгү табигый көрүнүш
экендиги аныкталып, тубы бир түрк элдеринин дүйнөтаанымдык жалпылык-
ларды белгиленді;

7.2. Ортоқ түрк жазма эстеликтеги (VI-IX к.) мифологиялық
мотивдердин, персонаждардың кыргыз фольклорунда чагылдырылышы
улуттук көркөм система экендиги аныкталып, алардың дүйнөтаанымдык
функциялары көрсөтүлдү;

7.3. Ортоқ түрк жазма эстеликтеги (VI-IX к.) салттуу мотивдер-
дин бири – "аян түштүн" кыргыз фольклорунда көркөм каражат катары
колдонулушу адабий анализге алынып, "аян түштүн" табиятына карата
иликтеөлөрдө таянып, анын дүйнөтаанымдык жандуу кубулуш экендиги
белгиленді;

7.4. Ортоқ түрк жазма эстеликтеги (VI-IX к.) жана кыргыз фольк-
лорунда "кайып дүйнө" түшүнүгү менен думананың образынын туруктуу
сакталышы жалпы түрк элдеринин, анын ичинде кыргыз элинин да
дүйнөтаанымдык көз караштарын чагылдырган философиялық, дидакти-
калық баалуулугу белгиленді;

7.5. Ортоқ түрк жазма эстеликтеги (VI-IX к.) жана кыргыз фольк-
лорнадагы каада-салттардың (үйленүүдөгү жана аза күтүүдөгү) жалпы
окшоштугу менен айырмачылыктары белгиленип, алардың улуттук мү-
нездө ээ экендиги жана адамдардың жашоо нормасын жөнгө салуучу мый-
замдык күчкө ээ табиятынын дүйнөтаанымдык салттуулугу ырасталды;

7.6. Ортоқ түрк жазма эстеликтеги (VI-IX к.) жана кыргыз
фольклорнадагы диний түшүнүктөр (умай эне, тотем, төциир, ислам) көр-

көм чыгармалардын бурулуш этаптарына негиз болуп, көркөм образдар аркылуу ачылып берилиши мисалга тартылып, жалпы түрк элдеринин, анын ичинде кыргыз элиниң да дүйнөтаанымынын бир кыры катарында ачылып берилди;

7.7. Эмоционалдык сөздөрдүн (алкыш, каргыш, бата) орток түрк жазма эстеликтериде (VI–IX к.) жана кыргыз фольклорунда колдонулушу диний ишенимдерге байланыштуу экендиги иликтөөгө алынып, анда жалпы түрк элдеринин, анын ичинде кыргыз элиниң да дүйнөтаанымдык функцияларынын жалпылыктары белгиленип, сөз зэсine (оң-терс энергиясы) байланыштуу философиялык, дидактикалык милдети аныкталды;

8. Кул Кожо Ахмед Яссави (Жасави), Жусуп Баласагын, Ахмед Югнеки (Жүгнеки), Махмуд Кашкари-Барсконинин чыгармачылыгындагы дүйнөтаанымдык көз караштардын жалпылыктары менен конкреттүүлүк маселелери системалуу көрүнүш экендиги көрсөтүлүп, кыргыз эл ақындар чыгармачылыгына тийгизген таасирлери тастыкталды; Орток түрк жазма эстеликтерине (X–XII к.) тиешелүү ақындар чыгармачылыгындагы диний-мистикалык мүнөздөгү суфий ағымынын таасирлери кыргыз эл ақындар чыгармачылыгында кабылданышы жана өздөштүрүү маселелери дүйнөтаанымдык функцияларды аткарып турары айкындалды;

9. Орток түрк жазма эстеликтерине (X–XII к.) тиешелүү ақындар чыгармачылыгындагы “замана” темасы тууралуу ой-пикирлердин байыркылыгы, жаралыш табияты адамдардын жаралуу тарыхы менен параллель өнүгүүде болгондугу кыргыз эл ақындар чыгармачылыгындагы “замана” темасында ырлардын мисалында салыштырылып, жалпы түрк элдеринин, анын ичинде кыргыз элиниң да дүйнөтаанымынын бир кырын чагылдырган түбөлүктүү темалардын бири экендиги белгиленди;

10. Орток түрк жазма эстеликтеринин (X–XII к.) авторлорунун чыгармачылыгындагы философиялык жана дидактикалык көз караштардын кыргыз эл ақындар чыгармачылыгында сакталган салттуу табияты адабий анализге алынып, жалпы түрк элдеринин, анын ичинде кыргыз элиниң да дүйнөтаанымын көркөм чагылдыруудагы мааниси белгиленип, философиялык, дидактикалык ой-туюмдардын адамдардын жашоо процессиндеги кызматы аныкталды.

Кыргыз адабият таанусунда “Байыркы орток түрк жазма эстеликтеринде кыргыз дүйнөтаанымынын көркөм чагылдырылыши” проблемасы бул изилдөөдө кыргыз фольклору (эпикалык поэзия) жана эл ақындар поэзиясын мисалында илимий иликтөөгө алынып, байыркы доорлордогу жалпы түрк элдеринин, анын ичинде кыргыз элиниң дүйнөтаанымдык көрүнүштөрү элдик чыгармаларга, ақындар поэзиясына негиз болсо, бүгүнкү күндөгү муундарга руханий мурас жана турмуштук платформа болуп бере тургандыгы бекемделди.

ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР:

Диссертацияда алынган илимий натыйжалар кыргыз адабият таанусунда байыркы орток түрк жазма эстеликтеринин кыргыз фольклору жана эл ақындар чыгармачылыгы менен түрдүү илимий багыттагы карым-катьшын изилдөө маселелеринде улантуу зарыл деп эсептейбиз.

1. Байыркы орток түрк жазма эстеликтери жана кыргыз фольклорундагы көркөм-идеялык маселелер;

2. Байыркы орток түрк жазма эстеликтери жана кыргыз фольклорундагы дидактикалык, философиялык ойлордун карым-катьшы;

3. Байыркы орток түрк жазма эстеликтериндеги баалуулуктар ақындар чыгармачылыгына тийгизген таасирлери;

4. Байыркы орток түрк жазма эстеликтери жана эл ақындар чыгармачылыгында адабий тематикалык байланыштар;

Ошондой эле байыркы орток түрк жазма эстеликтери (6–12-к.) менен “Кыргыз фольклорунун”, “Эпикалык поэзиянын”, “Манас таануунун”, “Ақындар чыгармачылыгы” менен карым-катьшын иликтөөдө, окуу куралдарын жазууда олуттуу таяныч болуп берет. ЖОЖдордо, атайын орто окуу жайларында, жалпы билим берүүчү орто мектептерде байыркы орток түрк жазма эстеликтерин өздөштүрүүдө окутуунун салатын арттырууда орчуундуу салымын кошмок.

Диссертациянын негизги мазмуну төмөндөгү илимий илимий мақалаларда чагылдырылды:

1. Жумаева, Г.З. Кыргыз дүйнөтааным жана “Коркут ата китеbi”. 1-макала. [Текст] / Г.З.Жумаева // К.Карасаев атындағы БМУнин Жарчысы. – Б., 2007. – № 1(7). – 138-141-бб. <https://elibrary.ru/item.asp?id=45670970>

2. Жумаева, Г.З. “Огуз наме” дастаны [Текст] / Г.З.Жумаева // И.Арабаев атындағы КМУнин Жарчысы, Серия: 12. – Б., 2008. – 51-56-бб.

3. Жумаева, Г.З. Махмуд Кашкаринин “Түрк сөздөр жыйнагынын” дидактикалык мааниси [Текст] // Г.З.Жумаева. И.Арабаев атындағы КМУнин Жарчысы, Серия: 2. – Б., 2010, –№2. – 155-158-бб.

4. Жумаева, Г.З. “Коркут ата китеbi” жана кыргыз дүйнөтаанымы. 2-макала. [Текст] / Г.З.Жумаева // И.Арабаев атындағы КМУнин Жарчысы, Серия: 4. Гум.илим. – Б., 2010. – №4. – 107-111-бб.

5. Жумаева, Г.З. Адип Акмат Жүгнекинин “Акыйкат сыйы” чыгармасы ез мезгилинин этикалык эрежелеринин жыйындысы катарында [Текст] / Г.З.Жумаева // И.Арабаев атындағы КМУнин Жарчысы, – Б., 2012. – №4. – 126-129-бб.

6. Жумаева, Г.З. Абу Наср аль – Фараби ақын да болгон [Текст] / Г.З. Жумаева // Кыргыз Республикасындағы педагогикалык билим берүү жана илимдин актуалдуу маселелери” аттуу илимий-практикалык конферен-

цияны материалдары. И Арабаев атындағы КМУнин Жарчысы. – Б., 2014. – 65-67-66.

7. Жумаева, Г.З. 10-12- кылымдардагы кыргыз элинин адабияты, маданияты тууралуу [Текст] / Г.З.Жумаева // И.Арабаев атындағы КМУнин Жарчысы. Атайын чыгарылыш. – Б., 2014. – 67-70-66.

8. Жумаева, Г.З. Саймалы-Таш сүрөт жазма эстелигинде кыргыз дүйнөтаанымынын чагылдырылыши [Текст] / Г.З.Жумаева // Жусуп Баласагын атындағы КУУнин Жарчысы. Атайын чыгарылыш. – Б., 2015. – 192-196-66.

9. Жумаева, Г.З. “Күттүү билим” дастанында суфий ағымынын таасирлеринин чагылдырылыши [Текст] / Г.З.Жумаева // Ученый журнал. 21-в. Международный научный журнал. –Россия, г.Йошкор-Ола. – 2017. – №1-2. – 70-73-66.

10. Жумаева, Г.З. Орхон-Енисей жазууларында кыргыз дүйнөтаанымынын көркөм чагылдырылыши [Текст] / Г.З.Жумаева // Эл аралык Ататүрк Алатоо университетинин Жарчысы, – Б., 2017. – №3. – 215-219-66. <https://elibrary.ru/item.asp?id=30094031>

11. Жумаева, Г.З. Орхон-Енисей таш жазма эстеликтеринде кыргыздар тууралуу маалыматтар [Текст] / Г.З.Жумаева. “Азыркы билим берүүдө тил, ыйман, тарбия маселелеринин актуалдуулугу” аттуу илимий-практикалык конференциянын материалдары. И.Арабаев атындағы КМУнин Жарчысы. – Б., 2017. – 87-91-66.

12. Жумаева, Г.З. “Огуз наме” дастаны түрк элдеринин ортот мурасы [Текст] / Г.З.Жумаева // Кыргыз тили жана адабияты: Окутуунун технологиясы. – Б., 2015. – №10. – 18-21-66. <https://elibrary.ru/item.asp?id=45273539>

13. Жумаева, Г.З. “Замана” темасынын ақындардың чыгармачылыгында чагылдырылыши [Текст] / Г.З.Жумаева // Атайын чыгарылыши. КРУИАнын илимий журналы. – Б., 2018. – 57-62-66.

14. Жумаева, Г.З. “Күттүү билим” дастанынын тили тууралуу көз карштар [Текст] / Г.З.Жумаева // Вестник БашГУ. –Уфа, Россия, 2019. – 45-51-66. <https://elibrary.ru/item.asp?id=38561911>

15. Жумаева, Г.З. Улуттук каада-салттардың адамдын жашоо-нормасы катарында чагылдырылыши [Текст] / Г.З.Жумаева // Вестник БашГУ. – Уфа, Россия. – 2019, 55- 63-66. <https://elibrary.ru/item.asp?id=41724943>

16. Жумаева, Г.З. Содержание актуальных проблем современности в стихах Кул Ходжа Ахмеда Яссави [Текст] / Г.З.Жумаева // Изд. ООО “Аспект”. – Самара. Россия, 2020. – С. – 246-251. <https://elibrary.ru/item.asp?id=42719112>

17. Жумаева, Г.З. “Коркут ата китеби” жана аны изилдөөнүн тарыхынан. [Текст] / Г.З.Жумаева // И.Арабаев ат.КМУнин Жарчысы – Б., 2020. – 232-236-66. <https://elibrary.ru/item.asp?id=44301807>

18. Жумаева, Г.З. Байыркы ортот түрк жазма эстеликтериндеги (6-9-к.) көркөм идеялык маселелер жана “Манас” [Текст] / Жумаева Г.З. // Нау-

ка и образование в современном мире: вызовы 21-века. Т.4. Филологические науки. “Вовек” – Нур-Султан, Казакстан –2022. – 79-85-66.

19. Жумаева, Г.З. Кул Кожо Ахмед Яссавинин ырларындағы дидактикалык ой-толгоолор [Текст] / Г.З.Жумаева. БМУнин Жарчысы. – Б., 2022. –№1(59). – 48-51 бб. <https://elibrary.ru/item.asp?id=48626670>

20. Жумаева, Г.З. “Коркут ата китебинин” философиялык жана дидактикалык маанилери [Текст] / Г.З.Жумаева. БМУнин Жарчысы – Б., 2022. –№2 (60). – 6-8 бб. <https://elibrary.ru/item.asp?id=49399004>

21. Жумаева, Г.З. Малые жанры кыргызского обряда-бытового фольклора, встречающиеся в текстах древнетюркских письменных памятников (6-9- вв.) [Текст] / Г.З.Жумаева // Бюллетень науки и практики. – Нижневартовск, Россия. 2022. –№5. – С. 750-755. <https://elibrary.ru/item.asp?id=48616052>

22. Жумаева, Г.З. Использование “вещих снов” в качестве художественных средств [Текст] / Г.З.Жумаева // Бюллетень науки и практики. – Нижневартовск, Россия. 2022. –№8. – С. – 464-469. <https://elibrary.ru/item.asp?id=49321449>

23. Жумаева, Г.З. Отражение религиозно-мистических взглядов в творчестве кыргызских народных акынов [Текст] / Г.З.Жумаева // Бюллетень науки и практики. –Нижневартовск, Россия. 2022. –№8. – С. – 476-482. <https://elibrary.ru/item.asp?id=49321451>

24. Жумаева, Г.З. Влияние религиозно-мистических взглядов на древние общетюркские письменные памятники (10-12-вв) [Текст] / Г.З.Жумаева // Бюллетень науки и практики. – Нижневартовск, Россия. 2022. – №10. – С. – 294-299. <https://elibrary.ru/item.asp?id=49564575>

25. Жумаева, Г.З. Байыркы ортот түрк адабиятынын изилдөөдөгү К.Артыкбаевдин ролу [Текст] / Г.З.Жумаева // «Манас» Улуттук Академиясынын «Эпос» эл аралык журналы –Б., 2022. - №9 (1) – 146-149-66. <https://elibrary.ru/item.asp?id=49556604>

Жумаева Гүлгәакы Зулумбаевнанын 10.01.01 – кыргыз адабияты адистиги боюнча филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган “Байыркы ортот түрк жазма эстеликтеринде кыргыз дүйнөтаанымынын көркөм чагылдырылыши” деген темадагы диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Түйүндүү сөздөр: Адабияттаануу, акындар поэзиясы, аян түш, доор, дүйнөтааным, диалектика, дидактика, замана, дин, интерпретация, ислам, метод, мифология, мотив, суфизм, сюжеттер, тарыхый-типологиялык, түрк, тенирчилик, каада-салт, көркөм дөөлөт, эпикалык поэзия, эпитафия.

Изилдөөнүн объектиси: Жашоо шарттары, каада-салттары, диний ишенимдери бирдей түрдүү улуттагы түрк элдерине тиешелүү ортот адабий мурастардын жаралышы табигый корунуш. Ушундай адабий мурастардын бири – байыркы ортот түрк жазма эстеликтери (VI–XII к.) жана кыргыз “Эпикалык поэзиясы”, “акындар поэзиясы” изилдөөнүн объектиси катары алынды.

Изилдөөнүн предмети: Ортот түрк жазма эстеликтериндеги (VI–XII к.) дүйнөтааным маселелери кыргыз эпикалык поэзиясында жана акындар чыгармачылыгында иликтениши.

Изилдөөнүн максаты: Ортот түрк жазма эстеликтериндеги (VI–XII к.) дүйнөтаанымдык маселелердин кыргыз дүйнөтаанымы менен болгон байланыштарын фактылык материалдарга, илимий жана тарыхый негиздерге таянып, көркөм идеялык, эстетикалык көз караштардын чордонунан системалуу адабий анализ жүргүзүү, тарыхый-салыштырма принцибинин негизинде баа берүү жана теориялык тыянактарды чыгаруу.

Изилдөөнүн теориялык-методологиялык негиздери: Диссертациялык иштин негизи – изилдөөнүн тарыхый-салыштырма, салыштырма-типологиялык, тарыхый-обзордук, адабий-теориялык, текстологиялык жана генетикалык ықмалар колдонулуп, объективдүү мамиле кылууда болдуу.

Изилдөөнүн илимий жаңычылдыгы: Кыргыз адабияттаануу илминде VI–XII-кылымдар аралыгындагы ортот түрк жазма эстеликтерине байланыштуу илимий изилдөөлөр системалуу иликтөөгө алынып, ага байланыштуу кыргыз дүйнөтаанымынын көркөм чагылдырылышынын комплекстүү изилдениши иштин жаңычылдыгын аныктап турат.

Изилдөөнүн практикалык мааниси: Бул изилдөөнүн негизги жоболору менен тыянактары илимий таанымдын төмөнкү бағыттарында көнчүү колдонууга боло тургандыгы менен практикалык маанинг ээ.

– фольклористика, манастанаануу, кыргыз адабият таануу, эл акындар чыгармачылыгы, байыркы кыргыз адабияты, кыргыз адабиятынын тарыхы, эстетика, философия, тарых, педагогика, психология жана көркөм енердүн тарыхы менен теориясы сыйктуу дисциплиналарды окуп үйрөнүү процессинде, илимий практикалык ишмердүүлүкте.

Изилдөөнүн натыйжаларын колдонуу чейрөсү: Илимий иштин материалдары менен жыйынтыктарын филология, философия, түркология, тарыхый, педагогика, психология жана маданий бағыттындагы илимий чейредегү окумуштуулар, аспиранттар, магистранттар, студенттер “дүйнөтаанымга” байланыштуу түрдүү темадагы маселелерди изилдөөдө жана филологиялык жогорку окуу жайларынын программасындагы “Байыркы кыргыз адабияты” дисциплинасына байланыштуу окуу куралдарын даярдоодо колдонууга болот.

РЕЗЮМЕ

диссертации Жумаевой Гульгәакы Зулумбаевны “Художественное отображение кыргызского мировоззрения в древних общественных памятниках письменности” представленной на соискание учёной степени доктора филологических наук по специальности 10.01.01 – кыргызская литература.

Ключевые слова: Литературоведение, акынская поэзия, вещий сон, эпоха, мировоззрение, дидактика, замана, религия, ислам, метод, мифология, мотив, суфизм, сюжеты, историко-типологический, тюрок, тенгрианство, обычаи и традиции, художественное наследие, эпическая поэзия, эпитафия.

Объект исследования: Возникновение общих литературных памятников тюркских народов с со схожими условиями жизни, обычаями и традициями, религиозным верованием – естественное явление. Объектом нашего исследования являются древние общественные письменные памятники VI – X веков и кыргызская “эпическая поэзия” и “акынская поэзия”.

Предмет исследования: Мировоззренческие взгляды в древних общественных письменных памятниках VI – IX веков и их отражение в кыргызской эпической поэзии и в творчестве акынов.

Цель исследования: С опорой на взаимосвязи фактических материалов мировоззренческих взглядов в древних общественных письменных памятниках VI – IX веков и мировоззрения кыргызов, научные и исторические основы, провести системный литературоведческий анализ с позиций идеально-художественных, эстетических взглядов, оценить на основе сравнительно-исторического принципа и сделать теоретические выводы.

Теоретико-методологические основы исследования: Нами использованы историко-сравнительный, сравнительно-типологический, историко-обзорный, литературно-теоретический, текстологический и генетический методы для получения объективных результатов.

Научная новизна исследования: Кыргызским литературоведением систематически проводятся исследования по изучению общественных письменных памятников VI – XII веков. Новизну же нашей работы составляет комплексное исследование отображения в них мировоззрения кыргызов.

Практическое значение исследования: Практическое значение исследования в том, что его основные положения и выводы могут широко использоваться в процессе изучения таких дисциплин как: фольклористика, манасоведение, кыргызское литературоведение, творчество народных акынов, древняя кыргызская литература, история кыргызской литературы, эстетика, философия, история, педагогика, психология, история и теория искусств, а также в научно-практической деятельности.

Сфера использования результатов исследования: Материалы нашей научной работы могут использоваться учёными, магистрантами, студентами, занимающимися “мировоззренческими” вопросами в таких сферах наук как филология, философия, түркология, история, педагогика, психология, культура, а также при подготовке учебных материалов по дисциплине “Древняя кыргызская литература”.

SUMMARY

of dissertation of Zhumaea Gulgaaki Zulumbaevna "Artistic reflection of the Kyrgyz worldview in ancient Turkic written monuments" submitted for the degree of Doctor of Philology in the specialty 10.01.01 – Kyrgyz literature

Keywords: Literary studies, akyn poetry, prophetic dream, epoch, worldview, didactics, zamana, religion, Islam, method, mythology, melody, Sufism, plots, historical and typological, Turk, Tengriism, customs and traditions, artistic heritage, epic poetry, epitaph.

Object of study: The origin of universal literary monuments of the Turkic peoples with similar living conditions, customs and traditions, religious beliefs is a natural phenomenon. The object of our research is the ancient universal Turkic written monuments of the 6th-9th centuries and the Kyrgyz "epic poetry" and "akyn poetry".

Subject of research: Worldview views in the ancient Turkic written monuments of the 6th-9th centuries and their reflection in the Kyrgyz epic poetry and in the work of akyns.

Purpose of the research: to conduct a systematic literary analysis from the standpoint of ideological, artistic, aesthetic views, to evaluate on the basis of a comparative historical principle and draw theoretical conclusions based on the relationship of the actual materials of worldview views in the ancient Turkic written monuments of the 6th-9th centuries and the worldview of the Kyrgyz, scientific and historical foundations.

Theoretical and methodological foundations of the research: We used historical-comparative, comparative-typological, historical-review, literary-theoretical, textual and genetic methods to obtain objective results.

Scientific novelty of the research: Kyrgyz literary criticism systematically conducts research on the study of the universal Turkic written monuments of the VI-XII centuries. The novelty of our work is a comprehensive research of the reflection of the Kyrgyz worldview in them.

Practical significance of the research: The practical significance of the research is that its main provisions and conclusions can be widely used in the process of studying such disciplines as: folklore, manas studies, Kyrgyz literary study, creativity of folk akyns, ancient Kyrgyz literature, history of Kyrgyz literature, aesthetics, philosophy, history, pedagogy, psychology, history and theory of arts, as well as in scientific and practical activities.

Sphere of use of the research results: The materials of our scientific work can be used by scientists, Master's Degree students, students dealing with "worldview" issues in such fields of science as philology, philosophy, Turkology, history, pedagogy, psychology, culture, as well as in the preparation of teaching materials for the discipline "Ancient Kyrgyz Literature".

